



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРЫ

№1/2015

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары

Редакциялык коллегия:

| | |
|--------------------|---|
| Төрайым: | Садыркулова А.М. |
| Коллегия мүчөлөрү: | Султанов М.С. Жаныбекова Ч.А. Садыкова Н.О. |
| Жооптуу катчы: | Абдиева К.Т. |

Басылманын мазмунуна тиешелүү маселелер боюнча маалымат алуу үчүн:

Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, Юридикалык бөлүмүнө:
телефон: (996 312) 45 66 41 телефону
факс: (996 312) 610 730 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
<http://www.nbkr.kg>

Басылманы таркатуу маселеси боюнча:

Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, Тышкы жана коомдук байланыштар бөлүмү:
телефон: (996 312) 669 009
факс: (996 312) 610 730
<http://www.nbkr.kg>

Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат. Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.

Уюштуруучусу - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги күбөлүктү алган.

Жоопкерчилиги чектелген коом «Триада-принт» басма борборунда даярдалган жана басылып чыгарылган.

Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 199-46.

2015-жылдын 19-февралында басууга кол коюлган.

2015-жылдын 25-февралында басылган.

100 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2015-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики

Редакционная коллегия:

Председатель: Садыркулова А.М.
Члены коллегии: Султанов М.С.
Жаныбекова Ч.А.
Садыкова Н.О.
Ответственный секретарь: Абдиева К.Т.

По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101, Национальный банк Кыргызской Республики,
Юридический отдел:
телефон: (996 312) 45 66 41
факс: (996 312) 610 730
<http://www.nbkr.kg>

По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101, Национальный банк Кыргызской Республики,
Отдел внешних и общественных связей:
телефон: (996 312) 669 009
факс: (996 312) 610 730
<http://www.nbkr.kg>

Целью издания журнала является официальная публикация нормативных актов Национального банка для обеспечения коммерческих банков и ответственности нормативными документами Национального банка и официальной информацией о деятельности Национального банка, а также проведение пропаганды банковского законодательства Кыргызской Республики. Предположительная периодичность издания журнала - один раз в месяц на кыргызском и русском языках.

Учредитель: Национальный банк Кыргызской Республики.

Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.

Подготовлено к печати и отпечатано ОсОО "Триада-принт".

г. Бишкек, ул. Тыныстановна, 199-46.

Подписано в печать 19 февраля 2015 г.

Отпечатано 25 февраля 2015 г.

Тираж 100 экз.

© Национальный банк Кыргызской Республики, 2015 год.

Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Улуттук банктын өткөн жылдагы иши боюнча толук отчету болуп саналат. Ал Республиканын экономикалык өнүгүшү, Улуттук банктын акчакредит саясаты, финансылык отчету жөнүндө кыскача маалыматтарды, Улуттук банктын ишине тиешелүү жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени

Маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын экономикасына негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү жана анын секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Ай сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми

Басылмада тышкы сектордун өнүгүшүндөгү акыркы тенденциялар чагылдырылат. Тиркемелеринде төлөм теңдеминин нейтралдуу формасы, тышкы соода түзүмү, эларалык камдар (резервдер) тышкы карыз боюнча маалыматтарды камтыган таблицалар келтирилген. Чейрек сайын - январь, май, июль, октябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама

Басылмада республикада жана анын региондорунда керектөө бааларынын динамикасы, инфляциянын негизги факторлорун анализдөөлөр, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акчакредит саясат жагында кабыл алган чечимдери жөнүндөгү маалыматтар камтылып, кийинки мезгилге инфляциялык болжолдоолор келтирилет. Чейрек сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи

Улуттук банкта жана бүтүндөй банк тутумунда бир апта ичинде болуп өткөн жаңылыктарды, Улуттук банктын ыкчам маалыматтарын, финансы рыногу боюнча аналитикалык материалдарды жана жалпыга маалымдоо каражаттары, юридикалык жактар жана жеке адамдар үчүн маалыматтарды камтыйт. Апта сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет

Басылма Кыргыз Республикасынын финансы системасынын учурдагы абалын экономиканын башка секторлору өз ара байланышта кароого арынышы боюнча аналитикалык маалыматты камтыйт. Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө коомчулукка маалымдайт. Алты айда бир жолу кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Издания Национального банка Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики

Издание является полным отчетом Национального банка за прошедший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность Национального банка, общие сведения о НБКР, статические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики

Информационное издание содержит статические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики

«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает последние тенденции в развитии внешнего сектора. В приложениях приводятся таблицы с данными по нейтральной форме платежного баланса, структуре внешней торговли, международным резервам, внешнему долгу. Выпускается ежеквартально - в январе, мае, июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.

Обзор инфляции в Кыргызской Республике

Издание содержит описание динамики потребительских цен в республике и ее регионах, анализ основных факторов инфляции, информацию о решениях Национального банка Кыргызской Республики в области денежно-кредитной политики и представляет прогноз инфляции на предстоящий период. Публикуется ежеквартально на кыргызском, русском и английском языках.

Пресс-релиз Национального банка Кыргызской Республики

«Пресс-релиз НБКР» содержит хронику событий, происходящих в Национальном банке и банковской системе в целом, оперативную информацию НБКР за неделю, аналитические материалы по финансовому рынку и другую информацию к сведению СМИ (средства массовой информации), юридических и физических лиц. Публикуется еженедельно на русском и кыргызском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики

Издание содержит аналитическую информацию о текущем положении финансовой системы Кыргызской Республики во взаимосвязи с другими секторами экономики. Информирование общественности о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики. Выпускается 1 раз в 6 месяцев на трех языках: кыргызском, русском и английском.

МАЗМУНУ

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 8-декабрындагы № 54/4 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому 8
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-декабрындагы № 55\6 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому 26
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы № 58/9 “Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу “токтому 28
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы № 58/14 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому 45
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы № 58/16 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому 47
6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29- декабрындагы № 59\1 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө” токтому 60
7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31- декабрындагы № 60/1 “Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтому 61

СОДЕРЖАНИЕ

1. Постановление Правления НБКР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4» от 8 декабря 2014 года № 54/4 68
2. Постановление Правления НБКР «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года №26/5» от 17 декабря 2014 года № 55/6 85
3. Постановление Правления НБКР «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций» от 24 декабря 2014 года №58/9 87
4. Постановление Правления НБКР «О внесении дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики» от 24 декабря 2014 года № 58/14 103
5. Постановление Правления НБКР «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 24 декабря 2014 года № 58/16 105
6. Постановление Правления НБКР «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 29 декабря 2014 года № 59\1 118
7. Постановление Правления НБКР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27 ноября 2013 года №45/13» от 31 декабря 2014 года № 60\1 119



ТОКТОМ

Бишкек ш., Т. Үметалиев көч., 101
2014-ж., 8-декабрындагы № 54/4

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7, 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүлүшү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.

3. Юридика башкармалыгы:

– Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинде каттоодон өткөндөн кийин бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом 2015-жылдын 1- январынан тартып күчүнө кирет.

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы жана Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебинде, Пакеттик клиринг системасында жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн grosстук системасында төлөм коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишсин.

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин жана республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын.

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага ыйгарылсын.

Төраганын милдетин аткаруучу

Н.Жеңиш

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын
8-декабрындагы №54/4 токтомуна
тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн
мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөр жана толуктоолор**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун:

1. “Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмүнүн 11500000 “Эл аралык соодага жана операцияларга салыктар” тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

| Төлөмдүн коду | Төлөм багытынын аталышы |
|----------------------|--|
| 11500000 | Эл аралык соодага жана операцияларга салыктар |
| 11510000 | Бажы төлөмдөрү |
| 11511000 | Ташып кирүү продукциясына бажы төлөмдөрү |
| 11511100 | Импорттук бажы алымы |
| 11511200 | Импорттук сезондуу бажы алымы |
| 11511300 | Атайын алым |
| 11511400 | Демпингге каршы алым |
| 11511500 | Компенсациялык алым |
| 11511600 | Бажы алымдарынын, салыктарынын бирдиктүү коюмдар боюнча бажы төлөмү |
| 11511700 | Жыйынды бажы төлөмү |
| 11511800 | ЕЭС Кыргыз Республикасынын кошулушуна чейин, ташып кирүүгө алымдары, төлөө боюнча милдеттенмелер |
| 11512000 | Ташып чыгуу продукциясына бажы төлөмдөрү |
| 11512100 | Экспортко бажы алымы |
| 11512200 | Экспортко сезондуу бажы алымы |
| 11513000 | Бажы жыйымдары |

| | |
|-----------------|---|
| 11513100 | Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйымдар |
| 11513200 | Бажы тариздөөсү үчүн жыйымдар |
| 11514000 | Башка бажы жыйымдары жана төлөмдөрү |
| 11514100 | Башка бажы жыйымдары жана төлөмдөрү |
| 11515000 | ЕЭС кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык катышуучу-мамлекеттердин түшүүчү ташып кирүүлөргө бажы алымдары |
| 11515100 | Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып кирүүлөргө бажы алымдары |
| 11515200 | Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып кирүүлөргө бажы алымдары |
| 11515300 | Россия Федерациясынан түшүүчү ташып кирүүлөргө бажы алымдары |
| 11515400 | Армения Республикасынан түшүүчү ташып кирүүлөргө бажы алымдары |
| 11516000 | Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча катышуучу-өлкөлөрдүн милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн пайыздар |
| 11516100 | Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн пайыздар |
| 11516200 | Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн пайыздар |
| 11516300 | Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн пайыздар |
| 11516300 | Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча Армения Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн пайыздар |

| | |
|-----------------|---|
| 11517000 | ЕЭС бажы аймагы боюнча бажы транзити бажы жол-жобосуна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилген бажы төлөмдөрү, салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн акча каражаттары |
| 11517100 | Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы төлөмдөрү жана салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн акча каражаттары |
| 11517200 | Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы төлөмдөрү жана салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн акча каражаттары |
| 11517300 | Россия Федерациясынан түшүүчү бажы төлөмдөрү жана салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн акча каражаттары |
| 11517400 | Армения Республикасынан түшүүчү бажы төлөмдөрү жана салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн акча каражаттары |
| 11518000 | Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө макулдашууларга ылайык төлөнгөн атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар |
| 11518100 | Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар |
| 11518200 | Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар |
| 11518300 | Россия Федерациясынан түшүүчү атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар |
| 11518400 | Армения Республикасынан түшүүчү атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар |
| 11519000 | Чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүлүшү башка-мүчө-мамлекеттерде токтотулган |
| 11519100 | Казакстан Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүлүшү башка-мүчө-мамлекеттерде токтотулган |
| 11519200 | Беларусь Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүлүшү токтотулган |

| | |
|----------|--|
| 11519300 | Россия Федерациясынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүлүшү токтотулган |
| 11519400 | Армения Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүлүшү токтотулган |

2. “Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмүнүн “Дагы башка салыктар жана жыйымдар” 11600000 тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

| Төлөмдүн коду | Төлөм багытынын аталышы |
|----------------------|--|
| 11600000 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар |
| 11610000 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар |
| 11611000 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар |
| 11611100 | Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары |
| 11611200 | Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары |

3. “Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмүнүн “Мамлекеттик алымдар” 14222000 тобу төмөнкү элемент менен толукталсын:

| Төлөмдүн коду | Төлөм багытынын аталышы |
|----------------------|--|
| 14222500 | Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн алынуучу мамлекеттик алым |

4. “Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмүнүн “Административдик жыйымдар жана төлөмдөр” 14220000 категориясы “Бир жолку декларациялык төлөм” 14223000 тобу менен төмөнкү редакцияда толукталсын:

| Төлөмдүн коду | Төлөм багытынын аталышы |
|----------------------|--------------------------------------|
| 14223000 | Бир жолку декларациялык төлөм |
| 14223100 | Бир жолку декларациялык төлөм |

5. “Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр” 2-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин:

| Төлөмдүн коду | Төлөм багытынын аталышы |
|----------------------|--|
| 20000000 | МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР |
| 21000000 | Кызматкерлердин эмгек акысы |
| 21100000 | Маяна |
| 21110000 | Маяна |
| 21111000 | Туруктуу кызматкерлердин маянасы |
| 21111100 | Негизги маяна |
| 21111200 | Үстөк акы |
| 21111300 | Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар |
| 21112000 | Убактылуу кызматкерлердин маянасы |
| 21112100 | Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер |
| 21200000 | Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү |
| 21210000 | Социалдык Фондго төгүмдөр |
| 21211000 | Социалдык Фондго төгүмдөр |
| 21211100 | Пенсиялык фондго төгүмдөр |
| 21211200 | Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр |
| 22000000 | Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу |
| 22100000 | Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу |
| 22110000 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар |
| 22111000 | Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары |
| 22111100 | Транспорттук чыгашалар |
| 22111200 | Мейманкана чыгашасы |
| 22111300 | Суткалык чыгаша |
| 22112000 | Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар |
| 22112100 | Транспорттук чыгашалар |
| 22112200 | Мейманкана чыгашасы |
| 22112300 | Суткалык чыгаша |
| 22120000 | Байланыш кызматын көрсөтүү |
| 22122000 | Байланыш кызматын көрсөтүү |

| | |
|-----------------|--|
| 22122100 | Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш |
| 22122200 | Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү |
| 22122300 | Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү |
| 22122400 | Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү |
| 22122500 | Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө акы |
| 22122900 | Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү |
| 22130000 | Ижара акысы |
| 22131000 | Ижара акысы |
| 22131100 | Имараттардын жана жайлардын ижарасы |
| 22131200 | Жабдуулар жана шаймандар ижарасы |
| 22131300 | Транспорт каражаттарынын ижарасы |
| 22131900 | Дагы башка мүлктөрдүн ижарасы |
| 22140000 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр |
| 22141000 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр |
| 22141100 | Бензин, дизель жана башка куйуучу майлар |
| 22141200 | Запастык бөлүктөрдү алуу |
| 22141300 | Транспорт каражаттарын тейлөө |
| 22141900 | Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү |
| 22150000 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу |
| 22151000 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу |
| 22151100 | Юридикалык кызмат көрсөтүү |
| 22151200 | Консультант кызматын көрсөтүү |
| 22151400 | Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары |
| 22152000 | Мүлк абалын күтүү кызматы |
| 22152100 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы |
| 22152200 | Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо |
| 22152900 | Имарат, жайларды жана мүлктөрдү күтүүнүн дагы башка кызматтары |
| 22153000 | Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу |
| 22153100 | Мамлекеттик кызматчыларды окутуу |

| | |
|-----------------|--|
| 22153200 | Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим беруу окуу жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу жана кайра окутуу |
| 22154000 | Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар |
| 22154100 | Өкүлчүлүк чыгашалары |
| 22154200 | Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо үчүн чыгымдар |
| 22154300 | Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө акы |
| 22154900 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү |
| 22160000 | Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында |
| 22161000 | Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында |
| 22161100 | Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында |
| 22170000 | Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу |
| 22171000 | Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу |
| 22171100 | Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу |
| 22171200 | Инсулин жана инсулиндүү препараттарды алуу |
| 22180000 | Тамак-аш азыктарын алуу |
| 22181000 | Тамак-аш азыктарын алуу |
| 22181100 | Тамак-аш азыктарын алуу |
| 22181200 | Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо |
| 22200000 | Товарларды жана кызматтарды сатып алуу |
| 22210000 | Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар |
| 22211000 | Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар |
| 22211100 | Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар |
| 22211200 | Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар |

| | |
|-----------------|--|
| 22211300 | Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар |
| 22220000 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу |
| 22221000 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу |
| 22221100 | Камсыз кылууларды алуу |
| 22221200 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу |
| 22230000 | Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо |
| 22231000 | Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо |
| 22231100 | Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо |
| 22240000 | Көмүрдү сатып алуу |
| 22241000 | Көмүрдү сатып алуу |
| 22241100 | Таш көмүрдү сатып алуу |
| 22241200 | Отундун башка түрлөрүн алуу |
| 22250000 | Күзөт кызматтарын сатып алуу |
| 22251000 | Күзөт кызматтарын сатып алуу |
| 22251100 | Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтарын сатып алуу |
| 22251900 | Башка күзөт кызматтарын сатып алуу |
| 22260000 | Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар |
| 22261000 | Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар |
| 22261100 | Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан каржы кызматтары |
| 22261200 | Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан башка кызматтары |

| | |
|-----------------|--|
| 22261300 | Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, финансы-кредиттик мекемелердин башка кызматтары |
| 22261400 | Казына системасын тейлөө боюнча акционердик-коммерциялык банктардын кызматтары |
| 22300000 | Коммуналдык кызматтар |
| 22310000 | Сууга акы |
| 22311000 | Сууга акы |
| 22311100 | Сууга акы |
| 22320000 | Электр энергиясына акы |
| 22321000 | Электр энергиясына акы |
| 22321100 | Электр энергиясына акы |
| 22330000 | Жылуулук энергиясына акы |
| 22331000 | Жылуулук энергиясына акы |
| 22331100 | Жылуулук энергиясына акы |
| 22340000 | Газга акы |
| 22341000 | Газга акы |
| 22341100 | Газга акы |
| 22350000 | Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы |
| 22351000 | Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы |
| 22351100 | Лифтти колдонуу үчүн акы |
| 22351200 | Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы |
| 24000000 | Пайыздар |
| 24100000 | Резидент эместерге пайыздар |
| 24110000 | Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө |
| 24111000 | Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө |
| 24111100 | Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө |
| 24200000 | Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар |
| 24210000 | Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө |

| | |
|-----------------|--|
| 24211000 | Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө |
| 24211100 | Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө |
| 24211200 | Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө |
| 24220000 | Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө |
| 24221000 | Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө |
| 24221100 | Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө |
| 24300000 | Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар |
| 24310000 | Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө |
| 24311000 | Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө |
| 24311100 | Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө |
| 25000000 | Субсидиялар |
| 25100000 | Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар |
| 25110000 | Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар |
| 25111000 | Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар |
| 25111100 | Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар |
| 25120000 | Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар |
| 25121000 | Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар |
| 25121100 | Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар |
| 25200000 | Менчик ишканаларга субсидиялар |
| 25210000 | Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар |
| 25211000 | Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар |
| 25211100 | Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар |
| 25220000 | Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар |
| 25221000 | Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар |

| | |
|-----------------|--|
| 25221100 | Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар |
| 26000000 | Гранттар |
| 26100000 | Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө гранттар |
| 26110000 | Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар |
| 26111000 | Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар |
| 26111100 | Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар |
| 26120000 | Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар |
| 26121000 | Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар |
| 26121100 | Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар |
| 26200000 | Эл аралык уюмдарга гранттар |
| 26210000 | Эл аралык уюмдарга учурдагы гранттар |
| 26211000 | КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр |
| 26211100 | Эл аралык уюмдарга төгүмдөр |
| 26211200 | КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр |
| 26211900 | Дагы башка кайтарымсыз которуулар |
| 26220000 | Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар |
| 26221000 | Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар |
| 26221100 | Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар |
| 26300000 | Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар |
| 26310000 | Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар |
| 26311000 | Жергиликтүү бюджеттерге гранттар |
| 26311100 | Категориялык гранттар |
| 26311200 | Теңештирүү гранттары |
| 26311300 | Түрткү беруучу гранттар |
| 26312000 | Өз ара эсептешүүлөр боюнча берилүүчү каражаттар |
| 26312100 | Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилуучү каражаттар |

| | |
|-----------------|---|
| 26312200 | Жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилуучу каражаттар |
| 26312400 | Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп берилуучу каражаттар |
| 26313000 | Субвенциялар |
| 26313100 | Социалдык фондго субвенциялар |
| 26320000 | Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар |
| 26321000 | Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар |
| 26321100 | Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар |
| 27000000 | Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр |
| 27100000 | Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул |
| 27110000 | Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул |
| 27111000 | Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул |
| 27111100 | Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү |
| 27111200 | Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги учун жеңилдик пенсиясы |
| 27111300 | Аскер кызматчыларына пенсиялар |
| 27111400 | Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын энелерине пенсиялар |
| 27111500 | Калктын айрым категорияларына пенсиялар |
| 27111600 | Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги учун жеңилдик пенсиясы |
| 27112000 | Аскер кызматчыларын мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу |
| 27112100 | Аскер кызматчылары курман болгон, майыптык алган учурда аларды мамлекеттик милдеттүү өздүк камсыздандыруу |
| 27113000 | Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөр |
| 27113100 | Электр энергиясы учун пенсияларга компенсациялык төлөөлөр |
| 27113200 | Иште жаракат алганы учун компенсациялык төлөөлөр |

| | |
|-----------------|--|
| 27113300 | Чернобыль АЭСда авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына компенсациялык төлөмдөр |
| 27114000 | Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча устөк акы |
| 27114100 | Майыптар пенсиясына устөк акы |
| 27114200 | өзгөчө эмгек сиңиргендиги учун пенсияга устөк акы |
| 27115000 | Калкты медициналык камсыздандыруу |
| 27115100 | 16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу |
| 27115200 | Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу |
| 27115300 | Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык камсыздандыруу |
| 27200000 | Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул |
| 27210000 | Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул |
| 27211000 | Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул |
| 27211100 | Аз камсыз болгон уй булөлөргө жөлөк пул |
| 27211200 | Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул |
| 27211300 | Бала 1,5 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул |
| 27211400 | Жумушсуздук боюнча жөлөк пул |
| 27211500 | Калкка социалдык төлөөлөр |
| 27211600 | Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр |
| 27212000 | Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр |
| 27212100 | Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул |
| 27212200 | Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул |
| 27212300 | Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө |
| 27213000 | Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер |
| 27213100 | Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер |
| 27214000 | Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка чыгашалар |
| 27214100 | Кесиптик окутууга чыгашалар |
| 27214200 | Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар |
| 27214300 | Чакан кредиттөөгө чыгашалар |

| | |
|-----------------|---|
| 27214400 | Жумуш орунуну чек |
| 27215000 | Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар |
| 27215100 | Кызматкерлерди жана алардын уй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар |
| 27216000 | Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам |
| 27216100 | Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам |
| 28000000 | Башка чыгашалар |
| 28200000 | Дагы башка ар түрдүү чыгашалар |
| 28210000 | Стипендиялар |
| 28211000 | Стипендиялар |
| 28211100 | Стипендиялар |
| 28220000 | Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар |
| 28221000 | Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар |
| 28221100 | Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар |
| 28230000 | Соттун чечимдердин аткаруу |
| 28231000 | Соттун чечимдердин аткаруу |
| 28231100 | Соттун чечимдердин аткаруу |
| 28240000 | Резервдик фонддор |
| 28241000 | Резервдик фонддор |
| 28241100 | Резервдик фонддор |

6. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 4212000 “Коммуналдык кызмат жана байланыш кызмат көрсөтүүлөр” тобунун 42122000 «Байланыш кызматы» чакан тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

| Төлөмдүн коду | Төлөм багытынын аталышы |
|----------------------|--|
| 42122000 | Байланыш кызматы |
| 42122100 | Интернет түйүнүн кызматы |
| 42122300 | Телеграф кызматы |
| 42122400 | Радио жана телевидение кабелдик байланыш кызмат көрсөтүүлөрү |

| | |
|----------|---|
| 42122500 | Телевизиондук, радио программаларын берүүлөрдү трансляциялоо кызматтары |
| 42122600 | Телефон жана факсимиль байланышынын кызматтары |
| 42122700 | Мобилдик байланыш кызмат көрсөтүүлөр |
| 42122800 | Почта жана курьердик байланыш кызматтары |
| 42122900 | Башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр |

7. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 4213000 “Ижара төлөмү” тобунун 42131000 «Ижара төлөмү» чакан тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

| Төлөмдүн коду | Төлөм багытынын аталышы |
|----------------------|---|
| 42131000 | Ижара төлөмү |
| 42131100 | Имараттарды жана жайларды ижарага алуу |
| 42131200 | Жабдууларды жана шаймандарды ижарага алуу |
| 42131300 | Транспорт каражаттарын ижарага алуу |
| 42131900 | Башка мүлктү ижарага алуу |

8. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 4214000 “Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр” тобунун 42141000 “Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр” чакан тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

| Төлөмдүн коду | Төлөм багытынын аталышы |
|----------------------|---|
| 42141000 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр |
| 42141110 | Авто унаа менен жүк ташуу |
| 42141120 | Авто унаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу |
| 42141190 | Башка авто унаа кызматтары |
| 42141210 | Темир жол транспорттук каражаты менен жүк ташуу |
| 42141220 | Темир жол транспорттук каражаты менен жүргүнчүлөрдү ташуу |
| 42141290 | Башка темир жол кызматтары |

| | |
|----------|---|
| 42141310 | Аба транспорт каражаттары менен жүк ташуу |
| 42141320 | Аба транспорт каражаттары менен жүргүнчүлөрдү ташуу |
| 42141390 | Башка аба транспорт каражаттарынын кызматтары |
| 42141410 | Түтүк аркылуу транспорт |
| 42141510 | Жүк ташуучу транспорт агенттигинин кызмат көрсөтүүлөрү жана башка транспорттук кызмат көрсөтүүлөр |
| 42141900 | Башка транспорт каражаттары менен ташуу кызматтары |

9. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 4214000 “Башка кызмат көрсөтүүлөр” тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

| Төлөмдүн коду | Төлөм багытынын аталышы |
|-----------------|---|
| 42151000 | Башка кызмат көрсөтүүлөр |
| 42151100 | Юридикалык кызмат көрсөтүүлөр |
| 42151200 | Башка консультациялык кызмат көрсөтүүлөрү |
| 42151300 | Коргоо кызмат көрсөтүүлөр |
| 42151400 | Маалымат технологиялары жагында кызмат көрсөтүүлөр |
| 42151500 | Банктык кызмат көрсөтүүлөр |
| 42151600 | Аудитордук кызмат көрсөтүүлөр |
| 42151700 | Бухгалтердик кызмат көрсөтүүлөр |
| 42151800 | Камсыздандыруу жана пенсия боюнча кызмат көрсөтүүлөрү |
| 42151810 | Өмүрдү камсыздандыруудан тышкары, камсыздандыруу боюнча ордун толтуруп берүүлөр |

10. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 43000000 «Активдер үчүн төлөмдөр» тобунун 4350000 “Материалдык эмес активдерди сатып алуу боюнча төлөмдөр” чакан тобу төмөнкү элемент менен толукталсын:

| Төлөмдүн коду | Төлөм багытынын аталышы |
|-----------------|--|
| 43540000 | Интеллектуалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн төлөө |

11. «Банк операциялары» 5-бөлүмүндөгү бардык текст боюнча «Улуттук банктын соодалык-маалыматтык электрондук системасы» жана «Улуттук банктын электрондук-соода системасы» терминдери «Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы» термини менен алмаштырылсын.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Т. Үметалиев көч., 101
2014-ж., 17-декабрындагы № 55/6

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» жөнүндө Мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин.

2. Юридикалык бөлүм:

- ушул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
- расмий жарыялагандан кийин ушул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестрине чегилдирүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыялагандан тартып он беш күндөн кийин күчүнө кирет.

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Джусупов мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Т.Абдыгулов

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 17-декабрындагы №55/6 токтомуна карата
тиркеме**

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө”
токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтомуна
өзгөртүүлөр**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген “Мезгилдүү жөнгө салуучу банктык отчет жөнүндө” Жободо:

1. 4.3-пунктунда “22-25” деген сандар “23, 25” деген сандар менен алмаштырылсын.

2. 1-тиркемеде 26 жана 28-пункттар алынып салынсын.

3. 2-тиркемеде 22 жана 24-бөлүмдөр алынып салынсын.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Т. Үметалиев көч., 101
2014-ж., 24-декабрдагы № 58/9

“Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине, “Кыргыз Республикасында лицензиялоо-уруксат берүү системасы жөнүндө” мыйзамга ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунушталган “Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Токтом расмий жарыялангандан отуз күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомдун Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн, төлөм системасынын операторлорун жана төлөм уюмдарын, республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсин.

5. Токтом күчүнө кирген учурда иштеп жаткан, “Төлөм системасынын оператору” жана “Төлөм уюму” аныктамасында камтылган юридикалык жактар төлөм системасынын операторунун жана төлөм уюмдарынын ишин жүзөгө ашырууга лицензия алуу үчүн тиешелүү документтерди, ушул токтом күчүнө киргенден кийинки эки ай ичинде кароого сунуштоого милдеттүү.

6. Кыргыз Республикасынын аймагында төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишмердүүлүгүн лицензиялоо Төлөм системалар башкармалыгына жүктөлсүн.

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.

Төрага

Т. Абдыгулов

БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 24 декабрындагы
№58/9 токтому менен

**“Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын
ишин лицензиялоо жөнүндө” жобо**

1-глава. Жалпы жоболор

1. Бул жобо, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан жана анда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук банк) тарабынан төмөнкү иш багыттарын лицензиялоо тартиби белгиленген:

1) өз иш натыйжасынан болуп саналбаган, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл алуу жана жүргүзүү боюнча кызматтарды үчүнчү жактардын пайдасына, маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу көрсөтүү;

2) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо боюнча кызматтарды төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына көрсөтүү.

2. Жободо ошондой эле, уюштуруу документтерин макулдашуу жана кайра өзгөртүп түзүү тартиби, төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын кызмат адамдарына карата талаптар, төлөм системасынын катышуучулары ортосунда өз ара мамилеси аныкталат.

3. Бул жободо төмөнкү түшүнүктөр пайдаланылган:

1) агент – бул, төлөм системасынын оператору жана/же төлөм уюму (лицензиат) менен кызмат көрсөтүүнү сунуштоочунун атынан жеке адамдардын жана юридикалык жактардын төлөмдөрүн кабыл алуу ишин жүзөгө ашыруу боюнча агенттик келишим түзгөн юридикалык жак же жеке ишкер;

2) лицензиат – Улуттук банктан ишкердикти жүргүзүү укугуна лицензия алган төлөм системасынын оператору жана/же төлөм уюму;

3) агенттик келишим – лицензиат менен агент ортосунда ушул Жободо көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдү агент тарабынан лицензиаттын атынан көрсөтүүгө түзүлгөн келишим. Мында агенттер тарабынан кызмат көрсөтүүнү сунуштоочулар (үчүнчү жактар) алдында милдеттенмелердин аткарылышы үчүн лицензиат жооп берет;

4) кызмат адамдары – Төрага же Директорлор кеңешинин башка

мүчөлөрү, Башкы директор, Башкарманын төрагасы, Башкарма мүчөлөрү, финансы боюнча башкы кызматкерлер жана акысыз негизде иштөөгө кирген же сый акы алгандыгына карабастан, лицензиаттын саясатын аныктаган башка адамдар;

5) өтүнүч ээси – Улуттук банкка төлөм системасынын операторунун жана/же төлөм уюмунун ишин жүзөгө ашыруу үчүн лицензия алууга кайрылган юридикалык жак;

6) клиринг – эки же андан көп тараптар ортосунда бирдей талаптарды чегеришүү жана чегеришүүнүн натыйжасында ошол тараптар ортосунда жыйынтык милдеттенмелерди аныктоо боюнча ишкердик;

7) клиринг борбору – клирингди жүргүзүү үчүн каралган компьютер менен жабдылган жана адистештирилген программалык камсыздоодон турган аппараттык-программалык комплекс;

8) төлөм системасынын оператору – төлөм системасынын ишин камсыздаган жана катышуучулар менен төлөм системасына катышуу келишимин түзгөн юридикалык жак, Кыргыз Республикасынын резиденти же резидент эмеси. Мында оператор жана катышуучулар өз ишин төлөм системасынын алкагында, төлөм системасынын операторунун ыйгарым укуктуу органы тарабынан бекитилген эрежелерге ылайык жүргүзүүгө милдеттенет. Төлөм системасынын операторунун күндөлүк ишин тескөө, анын катышуучуларынын жалпы жыйынына же Директорлор кеңешине отчет берүүчү коллегиялдуу аткаруу органы тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш;

9) төлөм уюму – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул жободо белгиленген тартипте, төлөм уюму жана кызмат көрсөтүүнү сунуштоочулар ортосунда түзүлгөн келишимге жана төлөм уюму менен банк ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык үчүнчү жактардын-кызмат көрсөтүүнү сунуштоочулардын пайдасына жеке адамдардан жана юридикалык жактардан төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча кызмат көрсөтүүнү жүзөгө ашырган коммерциялык уюм;

10) төлөм системасы – акча жүргүртүлүшүн камсыз кылган технологиялардын, жол-жоболордун, эрежелердин, төлөм инструменттеринин жана акча каражаттарын которуу системаларынын өз ара байланыштуу системасы;

11) төлөм – нак жана нак эмес акча каражаттарын пайдалануу менен акчалай милдеттенмелерди аткаруу;

12) төлөөчү – сунуштоочу алдында жеке адамдын жана/же юридикалык жактын акчалай милдеттенмелерин аткаруу максатында төлөм уюмуна акча каражатын салууну жүзөгө ашырган жеке адам жана/же юридикалык жак;

13) сунуштоочу – сатылган товарлар (аткарылган иштер, кызмат көрсөтүүлөр) үчүн төлөөчүдөн акча каражаттарын алуучу юридикалык жак же жеке ишкер;

14) субагент – агент менен субагенттик келишим түзгөн юридикалык жак же жеке ишкер;

15) субагенттик келишим – лицензиаттын агенти менен башка жак (субагент) ортосунда лицензиаттын атынан ушул жободо көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жөнүндө келишим. Мында субагенттер тарабынан кызмат көрсөтүүнү сунуштоочу алдында (үчүнчү жактар) милдеттенмелердин аткарылышына жоопкерчилик лицензиатка жүктөлөт;

16) төлөмдү иштеп чыгуу – эсептешүүнү жүргүзүү жана ишке ашыруу максатында, төлөм жөнүндө маалыматтарды алуу, топтоо, салыштырып текшерүү, коррективкалао жана жөнөтүү боюнча иш-аракеттеринин ырааттуулугу;

17) процессинг – бул, өзүндө эсептешүү катышуучуларына транзакциялар боюнча маалыматты топтоону, иштеп чыгууну жана жөнөтүүнү, ошондой эле системанын катышуучулары ортосунда түзүлгөн тиешелүү келишимдерде каралган башка милдеттерди аткарууну камтыган ишкердик;

18) процессинг борбору (же төлөмдөрдү иштеп чыгуу борбору) – процессинг жүргүзүү же төлөмдөрдү иштеп чыгуу үчүн каралган компьютердик жабдуулар жана адистештирилген программалык камсыздоо менен жабдылган аппараттык-программалык комплекс;

19) төлөм системасынын катышуучулары – төлөм системасынын оператору жана жеке ишкерлер менен түзүлгөн келишимдин негизинде Кыргыз Республикасынын аймагындагы калкка төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо максатында, төлөм системасынын эрежелерине кошулган юридикалык жактар жана жеке ишкерлер. Эгерде төлөм системасынын иши төлөм системасынын катышуучусу тарабынан камсыздалса, ал төлөм системасынын оператору да болушу мүмкүн;

20) электрондук акча – бул, программалык-техникалык түзүлүштө (алдын ала төлөнгөн карттар, виртуалдык алдын ала төлөнгөн карттар жана электрондук капчык, электрондук акча инструменттери (өзүндө камтыган) болуп саналат) электрондук түрдө сакталган акчалай нарк жана алар электрондук акча уюму-эмитентинин жана акцептанттар уюмунун товарлар/кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө каражаты катары кабыл алынат;

21) электрондук капчык – электрондук акча инструменти (өзүндө камтыган).

4. Төлөм системасынын оператору жана төлөм уюму өз ишин, анын ичинде Улуттук банк тарабынан берилген лицензияда көрсөтүлгөн операцияларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырат.

5. Бул жобо, коммерциялык банктар менен түзүлгөн агенттик келишимдин негизинде калкка чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү

сунуштаган агенттерге, Улуттук банктын банктык же башка лицензиясынын негизинде банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишине, ошондой эле лицензиаттардын агенттери менен субагенттерге таркатылбайт.

6. Улуттук банк лицензиаттардан алардын ишине тиешелүү маалыматтарды, ошондой эле алардын кызмат адамдары, агенттери менен субагенттери тууралуу маалыматтарды талап кылууга укуктуу.

7. Лицензиаттар Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары обочолонгон бөлүкчөлөрдү жана туунду юридикалык жактарды түзүүгө укуктуу.

8. Лицензиаттар обочолонгон бөлүкчөлөрүнүн жана туунду юридикалык жактарынын саны жөнүндө маалыматтарды ушул жободо белгиленген тартипте Улуттук банкка жөнөтүүгө милдеттүү.

9. Лицензиаттар Кыргыз Республикасынын аймагында, агенттер менен субагенттик келишимди түзүү мүмкүнчүлүгү каралган, ушул жободо белгиленген кызматтарды агенттердин атынан сунуштоону жүзөгө ашыруу үчүн алар менен келишим түзүүгө укуктуу. Төлөм системасынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына агенттер жана субагенттер менен лицензиясыз келишим түзүүгө тыюу салынат.

10. Төлөм уюму менен келишим түзгөн агент жана/же субагент, оператор же төлөм уюму өз ишин лицензиясыз ишке ашырган шартта, жоопкерчилик тартпайт. Лицензиясыз ишкердикти жүргүзгөндүгү үчүн жоопкерчилик операторлор жана/же төлөм уюмдарына жүктөлөт.

11. Лицензиаттар өз агенттери жана алардын субагенттери жөнүндө төмөнкү актуалдуу маалыматтарга ээ болууга тийиш:

1) эгерде агент же субагент юридикалык жак болсо – аталышы, юридикалык дареги (жайгашкан жери), байланышуу маалыматтары (телефон, факс, электрондук почта).

2) эгерде агент же субагент жеке ишкер болсо – жеке ишкердин мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнө же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилген патентине тиешелүү маалыматтар.

2-глава. Лицензиаттардын кызмат адамдарына карата талаптар

12. Лицензиаттын ишин талаптагыдай уюштуруу максатында, анын штатында төраганын (жетекчинин), техникалык директордун, башкы бухгалтердин кызмат орду каралууга тийиш. Зарылчылыкка жараша төраганын жана техникалык директордун кызматын бириктирүүгө жол берилет.

13. Төлөм системасынын операторунун коллегиялдуу органынын төрагасы же төлөм уюмунун жетекчиси төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:

- жогорку билимдүү;
- жетекчи кызматында кеминде 3 жылдык иш тажрыйбасы бар;

- соттук ишке тартылбаган;
- Техникалык директор төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:
- жогорку техникалык билимге ээ;
- IT–технологиялар чөйрөсүндө билимге ээ, сертификаттардын көчүрмөлөрү кошо тиркелет;

14. Башкы бухгалтер (штатта башкы бухгалтер кызматы жок болгон учурда – бухгалтер) төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:

- жогорку же орто-кесиптик билиминин болушу;
- бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчетту түзүү чөйрөсүндө билимге ээ, экзаменди ийгиликтүү тапшыргандыгын тастыктаган сертификаттардын көчүрмөлөрү кошо тиркелет;
- аталган ишкердик түрү менен алектенүүгө тыюу салган соттун чечиминин жок болушу;
- сот ишине тартылбаган.

15. Лицензиаттар 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банка бардык өзгөртүүлөр, анын ичинде уставдык капитал өлчөмүнүн, коллегиялдуу орган, уюштуруучулар жана лицензиаттын катышуучулар курамынын өзгөргөндүгү, ошондой эле кайра өзгөртүп түзүүгө байланыштуу өзгөрүүлөр, жайгашкан жеринин өзгөрүшү, обочолонгон бөлүкчөлөрдү жана лицензиаттын агенттерин каттоодон/кайра каттоодон өткөртүүгө байланыштуу өзгөртүүлөр тууралуу (ырастоочу документтердин көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен) маалымдоого милдеттүү.

3-глава. Лицензиялоо тартиби

§1. Лицензия алуу үчүн зарыл документтер

16. Ушул жобонун 1-пунктунда көрсөтүлгөн ишти жүзөгө ашырууга лицензия алуу үчүн өтүнүч ээси Улуттук банка төмөнкү документтерди бир нускада мамлекеттик же расмий тилдерде сунуштайт:

1) ушул жобого карата 1-тиркемеде белгиленген форма боюнча, өтүнүч ээсинин жетекчисинин кол тамгасы коюлган лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат;

2) өтүнүч ээсинин тиешелүү башкаруу органы тарабынан бекитилген, жетекчинин колу жана өтүнүч кат ээсинин мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн уставдын көчүрмөсү;

3) уюштуруучулар-юримдикалык жактардын төмөнкү документтеринин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү: ошол юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталган уюштуруу документтери, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, ошол юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, акыркы күнгө карата түзүлгөн, салык органына тапшырылган финансылык отчет;

4) документтерди тапшыруу учурунда ыйгарым укуктуу салык органдарынан салыктык карызынын жок экендигин тастыктаган маалымкат;

5) жаңыдан түзүлүп жаткан уюмдар үчүн кеминде төмөнкүлөр камтылган бизнес-план:

- операцияларды ишке ашырууда алдыга коюлган максаттарды аныктоо;
- мындай операцияларды ишке ашыруудан күтүлгөн экономикалык натыйжалардын болжолдуу эсептери;

6) чарба иш каражаттарын сактоо жана пайдалануу үчүн коммерциялык банкта эсептешүү эсебин ачууга түзүлгөн келишимдердин көчүрмөлөрү;

7) кызмат көрсөтүүнү сунуштоочулары көрсөткөн кызматтар үчүн калктан жана өз агенттеринен түшкөн акча каражаттарын сактоо жана пайдалануу үчүн коммерциялык банкта эсептешүү эсебин ачууга түзүлгөн келишимдердин көчүрмөлөрү;

8) сунуштоочуга акча каражаттардын өткөрүлүп берилишин же алардын сатып алуучуга кайтарылып берилишин гарантиялаган төмөнкү келишимдердин биринин көчүрмөсү:

- мүмкүн болуучу тобокелдиктер жана жоготуулар үчүн каралган камды сактоо боюнча банктык аманат жөнүндө келишимдер;
- сунуштоочуну алдын ала төлөө формасында тейлөө каралган келишимдер;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, мүмкүн болуучу тобокелдиктер менен жоготуулардын ордунун жабылышын камсыздаган банктык гарантия же башка келишимдер.

9) коммерциялык банктагы эсепке каражаттардын 100% уставдык капитал (1 000 000 сомдон кем эмес) катары салынгандыгын тастыктаган документ;

10) уставдык капиталды түзүүгө багытталган уюштуруучулардын акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар;

11) системада жөнөтүүчүлөр жана алуучулардын маалымдамаларын тескөөмеханизмдеринин болушун камсыздаган техникалык мүмкүнчүлүктү тастыктаган, ошондой эле кардарларды эл аралык уюмдар тарабынан чыгарылган террористтер тизмеги, улуттук террористтер тизмеги жана терроризмге катыштыгы бар катары шектелгендердин улуттук тизмеги боюнча текшерилгендигин тастыктаган документ;

12) коллегиялдуу башкаруу органына кирген адамдардын тизмеги;

13) төлөм системасында ишке ашырылып жаткан операцияларга финансылык мониторинг жүргүзүү тартибин жөнгө салган ички документтердин көчүрмөлөрү;

14) акча каражаттарын инкассациялоо жана сактоо тартибин жөнгө салган ички документтердин көчүрмөлөрү;

15) жетекчи тарабынан кол коюлган жана мөөр менен күбөлөндүрүлгөн төлөм системасынын иштөө эрежелери;

16) лицензияны алууга төлөм төлөнгөндүгүн ырастаган документ;

17) ушул жобого карата 2-тиркемеге ылайык, коллегиялдуу башкаруу органынын мүчөлөрү тарабынан өз колу менен толтурулган жана кол

тамгалары коюлган анкета;

18) коммерциялык банк менен электрондук акчаларды сактоо, пайдалануу жана алар менен ишке ашырылган операцияларды эсепке алуу боюнча эсептешүү эсептерин ачууга түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү;

19) электрондук акча эмитенти менен аларды даярдоого түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү;

20) өтүнүч ээсинин өкүлү ишеним каттын негизинде анын атынан иш алып барган учурда, лицензияны алууга анын өкүлүнө берилген ишеним кат.

17. Улуттук банкка ушул жобого ылайык сунушталуучу жана бир барактан ашкан бардык документтердин ар бир барагы бирден сыпатталууга, жетекчинин кол тамгасы коюлуп, өтүнүч кат ээсинин мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Улуттук банктын талабы боюнча айрым документтер электрондук формада берилиши мүмкүн.

18. Улуттук банк тарабынан документтерди кароо мөөнөтү 30 (отуз) календардык күндү түзөт.

19. Эгерде документтер ушул жободо белгиленген талаптарга жооп бербесе же болбосо өтүнүч катты жана документтерди кароо мезгили ичинде кошумча документтер сунушталса, анда ушул жобонун талаптарын канааттандырган кошумча документтерди кароо мөөнөтү өтүнүч кат жана документтер кабыл алынган күндөн тартып эсептелет.

20. Лицензияны алууга берилген өтүнүч кат жана документтер кайтарылып алынган шартта, же болбосо лицензияны берүүдөн баш тарткан учурда же ушул жобонун чегинде мурда берилген лицензия кайтарылып алынган учурда Улуттук банкка сунушталган документтер кайтарылып берилбейт.

§2. Лицензия берүү

21. Лицензиялар ушул жобонун 1-пунктунда көрсөтүлгөн ар бир ишкердик түрүнө өз-өзүнчө берилет (лицензиянын формалары жобого карата 3 жана 4-тиркемелерде келтирилген).

22. Лицензия эки нускада таризделет. Биринчи нускасы өтүнүч кат ээсине тапшырылат, ал эми экинчи нускасы Улуттук банкта сакталат. Лицензияны берүүдө аны алууга ишеним көрсөтүлгөн адам лицензия берүү журналында лицензияны алгандыгын тастыктаган кол тамгасын коёт.

23. Лицензияланып жаткан уюмдун ыйгарым укуктуу адамынын ким экендигин тастыктаган документ көрсөтүлгөндөн кийин гана ага лицензия берилет.

24. Лицензияларды берүү жөнүндө маалыматтар Улуттук банктын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүндө жүргүзүлгөн реестрге киргизилет.

25. Улуттук банктын областтык башкармалыктары лицензия алуу үчүн сунушталган документтерди текшергенден кийин, аларга номер ыйгаруу

жана маалыматтарды реестрге киргизүү үчүн Улуттук банктын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүнө кайрылат.

26. Лицензиянын түп нускасын жоготуп же бузуп алган учурда лицензиат аны жоготкондугун (бузгандыгын) тастыктаган документтерди (жалпыга маалымдоо каражаттарына кулактандыруу берүү, “жоготкон буюмдар пунктуан” маалым кат алуу) тиркөө менен лицензиянын жуп нускасын (дубликат) берүү өтүнүчү менен Улуттук банкка кайрылат. Жуп нуска өтүнүч кат берилген күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде берилет.

§3. Лицензия берүүдөн баш тартуу

27. Лицензия берүүдөн баш тартууга негиз катары төмөнкүлөр саналат:

1) лицензия алуу үчүн берилген документтердин ушул жобонун же Улуттук банктын башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келбесе;

2) Улуттук банкка лицензия алуу үчүн такталбаган же толук эмес маалыматтар берилсе;

3) өтүнүч кат ээсине иштин ушул түрү менен иш алып барууга тыюу салынган соттун чечими болсо.

28. Лицензияны берүүдөн баш тартылган учурда Улуттук банк, Төраганын орун басарынын атынан баш тартуу себептерин көрсөтүү менен кат жүзүндө жооп жөнөтөт.

Өтүнүч кат ээси кабыл алынган чечимге макул эместигин негиздеп, аны кайра кароо өтүнүчү менен Улуттук банктын Төрагасынын орун басарынын атына даттануу жөнөтүүгө укуктуу. Даттануу, кабыл алынган чечим жөнүндө расмий жооп алган күндөн тартып 10 (он) жумуш күнү ичинде сунушталат. Чечим менен макул эместигин билдирген өтүнүч катты карап чыгуунун жыйынтыгында Улуттук банк 20 (жыйырма) жумуш күнү ичинде лицензияны берүү чечимин кошо тиркөө менен даттануу канааттандырылгандыгы тууралуу же даттанууну канааттандыруудан баш тартуу тууралуу кат жүзүндө жооп берет.

4-глава. Лицензияны кайтарып алуу

29. Лицензиат төмөнкүлөрдү бузууга жол берген шартта, лицензия кайтарылып алынат:

1) Улуттук банктын жазма буйруктары боюнча кемчиликтерди системалуу түрдө (эки же андан көп жолу) четтетпесе;

2) эгерде талап кылынган маалыматтарды берүүгө Улуттук банк тарабынан белгиленген мөөнөттөр негизсиз системалуу түрдө (12 ай ичинде экиден көп жолу) бузууга жол берилсе;

3) эгерде Улуттук банкка такталбаган, толук эмес маалыматтар берилсе;

4) лицензиат Улуттук банктын текшерүү ишине каршылык көрсөтсө;
5) лицензия берүүгө негиз болгон маалыматтардын анык эместиги табылса;

6) лицензия алган учурдан тартып бир жылдан ашык мөөнөт ичинде ишкердик жүргүзүлбөсө;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган ишкердиктерди жүзөгө ашырса;

8) лицензиат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык банкрот деп табылса;

9) Монополияга каршы жөнгө салуунун мыйзам талаптарын бузууга жол берсе;

10) терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарын бузууга жол берсе;

11) такталбаган отчеттор жана маалыматтар сунушталса же алар сунушталбаса;

12) төрагага (жетекчиге) же техникалык директорго же болбосо башкы бухгалтерге карата экономика, финансы жана банк ишкердиги чөйрөсүндө жол берген кылмыш иши үчүн өкүм чыгарылса, ошондой эле кызматтык иш боюнча кылмыш иши үчүн айыпка тартылса;

13) ушул жободо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка учурларда.

30. Лицензияны кайтарып алуу чечими кабыл алынган учурда Улуттук банк беш жумуш күнү ичинде кайтарып алуу себептерин көрсөтүү менен кабыл алынган чечим тууралуу кат жүзүндө билдирет жана лицензияны кайтарып алуу боюнча чараларды баштоону демилгелейт.

31. Лицензия кайтарылып алынган шартта лицензиат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кабыл алынган чечимге даттанууга укуктуу. Даттануу, ал Улуттук банкка келип түшкөндөн кийинки 30 күндүк мөөнөт ичинде кароого алынат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
Төлөм системалары башкармалыгы

ӨТҮНҮЧ КАТ

(_____)

(толук аталышы жана юридикалык дареги)

төмөнкү иштерди жүзөгө ашыруу үчүн лицензия берүүнү өтүнөм:

- 1) өз иш натыйжасынан болуп саналбаган, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл алуу жана жүргүзүү боюнча кызматтарды үчүнчү жактардын пайдасына, маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу көрсөтүү;
(кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги көрсөтүлөт)

- 2) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо боюнча кызматтарды төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына көрсөтүү.
(кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги көрсөтүлөт)

Ушул өтүнүч катты толтуруу менен мен, өтүнүч кат ээсинин жетекчиси катары, Улуттук банктын төлөм системалары боюнча ченемдик укуктук актылары менен таанышкандыгымды тастыктайм жана жогоруда белгиленген ишкердик түрлөрү үчүн талап кылынган бардык маалыматтарды жана документтерди, тактап айтканда төмөнкүлөрдү сунуштаймын:

1. Уюштуруучулар тууралуу маалыматтар:

Коллегиалдуу башкаруу органынын курамы (Төраганын, техникалык директордун, башкы бухгалтердин аты-жөнү):

2. Документтер:

- 2.1. Коллегиалдуу органдын төрагасынын анкетасы

2.2. Техникалык директордун анкетасы

2.3. Башкы бухгалтердин анкетасы

Төраганын кол тамгасы жана уюмдун мөөрү

20__ -жылдын «____» _____

АНКЕТА

(сүрөт үчүн)

(кызмат орду) _____

(төлөм системасынын операторунун жана төлөм уюмунун аталышы)

Аты-жөнү _____

Туулган күнү жана жери _____

Паспортунын сериясы _____ N _____ ким тарабынан берилген _____

Берилген күнү _____

Жарандыгы _____

Документ боюнча үй дареги, телефон номери _____

Анкетаны толтуруу учурунда айкын жашаган жеринин дареги, телефон номери _____

Үй-бүлөлүк абалы _____

Билими _____

(жогорку)

дипломунун № _____ берилген күнү _____

ким тарабынан берилген _____

| Окуу жайынын аталышы жана ал жайгашкан жер | Факультет же бөлүм | Тапшырган жылы | Аяктаган жыл | Окууну аяктабаса, канча курс окуду | Алган дипломго ылайык адистиги |
|--|--------------------|----------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Курстарда окуу

| Семинардын же курстун темасы | Семинарды уюштуруучу | Өткөрүлгөн жери | Өткөрүлгөн күнү | Сертификаттын болушу |
|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Эмгек жолу башталгандан тартып аткарылган иштер:

Жалпы эмгек стажы:

| Жумушка кабыл алынган күн | Жумуштан бошогон күн | Ээлеген кызматы | Мекеменин аталышы, жайгашкан жери | Жумуштан кетүү себеби |
|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Сиз кызматкери же мүчөсү болуп саналган бардык башка уюмдарды, ассоциацияларды, юридикалык жактын мекемелерин көрсөтүңүз.

| Уюмдун аталышы | Уюм жайгашкан жер | Ээлеген кызмат орду |
|----------------|-------------------|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Төлөм системасынын оператору же төлөм уюмунун кызматкерлери менен туугандык мамилеңизди, төлөм системасынын операторун же төлөм уюмун контролдукка алган жактар же компаниялар менен байланышыңызды, бардык өз ара милдеттенмелерди жана келишимдерди ж.б. көрсөтүңүз.

Акырына чыгарылбаган сот иши же сизге иштин кайсыл бир түрү менен

иш алып барууга тыюу салган соттун чечими барбы

Сизге Улуттук банк тарабынан эскертүү чаралары жана санкциялары колдонулганбы _____

Мен, _____

(аты-жөнү)

жогоруда берилген маалыматтардын аныктыгын жана толук берилгендигин тастыктайм жана бардык өзгөрүүлөр жөнүндө маалыматтарды мындан ары Улуттук банкка сунуштап турууга милдеттенем. Мен калпыстыктарга жана каталарга жол берген учурда, мага, төлөм системасынын операторуна жана төлөм уюмуна карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, санкциялар колдонула тургандыгын түшүнөм.

20__-жылдын « ____ » _____

(кол тамгасы)

Лицензия

Бул лицензия _____

(төлөм уюмунун юридикалык дарек боюнча катталган толук аталышы)

(шаардын, райондун, конуштун жана көчөнүн аталышы, үй, телефон номери)

_____ берилди
(юридикалык жактын/филиалдын/өкүлчүлүктүн мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн номери жана ИНН)

жана ал төлөм уюму катары иш алып барууга, ошондой эле операциялардын төмөнкү түрлөрүн (тизмеги көрсөтүлөт) ишке ашырууга укук берет:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Лицензия берилген күн: 20__ -жылдын « ____ » _____

Төраганын орун басары
(Улуттук банктын областтык башкармалыгынын начальниги)

Лицензия

Бул лицензия _____

(төлөм системасынын юридикалык дарек боюнча катталган толук аталышы)

(шаардын, райондун, конуштун жана көчөнүн аталышы, үй, телефон номери)

_____ берилди
(юридикалык жактын/филиалдын/өкүлчүлүктүн мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн номери жана ИНН)

жана ал төлөм системасы катары иш алып барууга, ошондой эле операциялардын төмөнкү түрлөрүн (тизмеги көрсөтүлөт) ишке ашырууга укук берет:

| |
|----|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |

Лицензия берилген күн: 20__ -жылдын « ____ » _____

Төраганын орун басары
(Улуттук банктын областтык башкармалыгынын начальниги)

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Т. Үметалиев көч., 101
2014-ж., 24-декабрындагы № 58/14

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:

- 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу;
- 2004-жылдын 29-декабрындагы №36/13 “Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө” Нускоону бекитүү тууралуу.

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыздасын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Кеземел методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Д.Орозбаевага ыйгарылсын.

Төрага

Т. Абдыгулов

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 24-декабрындагы № 58/14 токтомуна карата тиркеме**

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым
токтомдоруна толуктоолор**

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө жобо:

– төмөнкү мазмундагы 1.4-пункту менен толукталсын:

“1.4. Улуттук банктын алдыга койгон максаттарынын жана милдеттеринин аткарылышына жетишүү үчүн Улуттук банк Башкармасы өзүнчө токтом менен ушул жободо белгиленген экономикалык ченемдердин жана талаптардын маанисин чектелген мөөнөткө өзгөртүшү мүмкүн.”.

2. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 29-декабрындагы №36/13 “Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө” Нускоону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө нускоонун:

– кириш сөзүнүн 1-абзацы төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

“Улуттук банктын алдыга койгон максаттарынын жана милдеттеринин аткарылышына жетишүү үчүн Улуттук банк Башкармасы өзүнчө токтом менен ушул нускоодо белгиленген валюта позицияларынын лимиттеринин маанисин чектелген мөөнөткө өзгөртүшү мүмкүн.”.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Т. Үметалиев көч., 101
2014-ж., 24-декабрындагы № 58/16

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:

- 2012-жылдын 25-июлундагы №30/14 “Адистештирилген финансы-кредит мекемеси – “Кредиттик союздардын финансылык компаниясы” ААКсын лицензиялоо, өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө” жобо тууралуу”;
- 2005-жылдын 4-майындагы №14/3 токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө» жобонун жаңы редакциясы тууралуу”;
- 2002-жылдын 11-сентябрындагы №37/2 “Кыргыз Республикасында микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши тууралуу” жобо жөнүндө”;
- 2007-жылдын 31-январындагы №5/1 “Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө” жобо тууралуу”;
- 2012-жылдын 17-апрелиндеги №17/1 “Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы” ЖЧКсынын укугу өткөн адистештирилген финансы-кредит мекемесинин кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жана аларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына макулдашуу жол-жобосу жөнүндө”.

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

- токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен “Кредиттик союздардын финансылык компаниясы” ААКсын, микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды тааныштырсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.

Төрага

Т. Абдыгулов

**Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 24-декабрындагы № 58/16 токтомуна карата
1-тиркеме**

1. Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 11-сентябрындагы N37/2 “Кыргыз Республикасында микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө” жобо тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кыргыз Республикасында микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө” жобонун:

1) 2.10.-пунктунун 1 абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«2.10. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде (текст боюнча мындан ары - Юстиция министрлиги) каттоодон өткөртүү үчүн алдын ала макулдук максатында, МКК/МКА Улуттук банкка жана жайгашкан жери боюнча анын областтык башкармалыктарына жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө мамлекеттик же расмий тилде эки нускада төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:»;

2) 2.10-пунктунун 7-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«7) МКК/МКАлардын уюштуруучулары/катышуучулары (акционерлери) тарабынан анын уставдык капиталына салынган, Улуттук банк тарабынан жаңыдан түзүлгөн МКК/МКАлар үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн 5 пайызынан ашкан суммадагы акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар:

а) юридикалык жактар тарабынан төмөнкү документтер сунушталууга тийиш:

- акыркы финансылык жыл үчүн бухгалтердик баланстын жана түшкөн пайдалар, кеткен чыгымдар жөнүндө отчеттун Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан тастыкталган көчүрмөсүн же;
- акыркы финансы жыл үчүн финансылык отчеттун, декларациялардын же финансылык абалга тиешелүү башка документтердин көчүрмөлөрүн;
- аудитордук корутундунун көчүрмөсүн (эгерде бул талап мыйзамдарда белгиленген болсо);
- уставдык капиталга салынган, Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары тарабынан тыюу салынбаган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер.

б) жеке адамдар тарабынан төмөнкү документтер сунушталууга тийиш:

- кирешелер жөнүндө маалыматтар, декларациялар, сатып алуу-

сатуу/тартуулоо келишимдери, суммаларды, мүлктү ж.б. мурастап калуу укугун тастыктаган документтер;

- уставдык капиталга салынган, Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары тарабынан тыюу салынбаган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер.

Сунушталган документтердин көчүрмөлөрү нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө тийиш.

Улуттук банктын талабы боюнча МКК/МКАлар ушул пунктчанын 1-абзацында белгиленген шарттардан көз карандысыз, уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган маалыматтарды (документтерди) берүүгө тийиш.»;

2) 2.16-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«2.16. Улуттук банктын макулдугун алуу үчүн сунушталган документтерге өзгөртүүлөрдү (аталышы, дареги, уюштуруучулары/катышуучулары (акционерлери) ж.б.) киргизүү зарылчылыгы келип чыккан учурда, өтүнүч менен кайрылган жак ал тууралуу Улуттук банктын Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгына, ал эми областтарда – анын областтык/регионалдык башкармалыктарына 3 жумуш күнү ичинде дароо маалымдоо менен өзгөртүүлөр киргизилген документтерди берүүгө тийиш. Мында, Улуттук банк келип түшкөн өтүнүч катты жана бардык талап кылынган документтерди кароо мезгил аралыгын он жумуш күнүнө чейин узартышы мүмкүн.»;

3) 3.1-пункттун:

- 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1) өтүнүч кат (1-тиркеме);»;

- 4-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:

«4) Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон өткөрүлгөн МККнын же МКАнын уставынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;»;

- 6-пунктча күчүн жоготкон катары таанылсын;

4) 3.10-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«3.10. Күбөлүктөрдүн берилгендиги жөнүндө маалыматтар МКК жана МКАлардын Улуттук банктын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан жүргүзүлгөн реестринде чагылдырылат.»;

5) 4.3-пункттун:

- 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1) өтүнүч кат (4-тиркеме);»;

- 3-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:

«3) Уставдын филиалдардын ачылып жаткандыгы тууралуу маалыматтарды камтыган жаңы редакциясы;»;

- 5-пунктча күчүн жоготкон катары таанылсын;

6) 4-1.2-пунктун:

- 3 жана 4-пункчалары төмөнкү редакцияда берилсин:

«3) Уставдын жаңы редакциясы;

- 4) өтүнүч кат берилген күнү коммерциялык банктагы эсепке уставдык

капиталды көбөйтүүнүн эсебине акча каражаттары толук өлчөмдө салынгандыгын тастыктаган документ (банктагы эсептешүү эсебинен көчүрмө);

Эгерде капиталдын көбөйүсү төмөнкүлөрдүн эсебинен ишке ашырылса:

– уюштуруучулар/катышуучулар (акционерлер) тарабынан салынган кошумча капиталдын эсебинен – бул учурда акча каражаттарын кошумча капитал катары салуу жөнүндө келишим/макулдашуу жана банктагы эсептешүү эсебинен акча каражаттарынын салынгандыгын тастыктаган көчүрмөсү берилет;

– бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен – бул учурда уюштуруучулардын/катышуучулардын (акционерлердин) жалпы жыйынынын пайданы бөлүштүрүү жөнүндө чечими берилүүгө тийиш;

– ушул пункт төмөнкү мазмундагы 4-1-пунктча менен толукталсын:

«4-1) ушул жобонун 2.10-пунктунун 7-пунктчасында көрсөтүлгөн документтер тизмегине ылайык, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалымат.»;

7) 4-1.11-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Акционердик коом түрүндө уюштуруу-укуктук формасында түзүлгөн МККда Төраганы жана Башкарма мүчөлөрүн дайындоо чечимин Директорлор кеңеши кабыл алат, ал эми Директорлор кеңеши жок болсо Башкарма мүчөлөрү уюштуруучу(лар)/акционер(лер) тарабынан дайындалат/шайланат.»;

8) 5.1-пункт төмөнкү мазмундагы 4-пунктча менен толукталсын:

«4) акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жөнүндө маалыматтардын берилбей калышы.»;

9) 7-бөлүктүн аталышындагы «жана микрокредиттик агенттиктер» деген сөз айкашы алынып салынсын;

10) 7.2-пунктунун бүтүндөй тексти боюнча «МКА» аббревиатурасы алынып салынсын;

11) 8.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«8.2. МКК жана МКА анын катышуучуларынын (акционерлеринин) чечими боюнча жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоюлушу мүмкүн. Мында МКК/МКАлар жоюу чечими кабыл алынган учурдан тартып, лицензияда жана/же күбөлүктө каралган операцияларды ишке ашырууну токтотууга жана лицензиянын жана/же күбөлүктүн түп нускасын чечим кабыл алынгандан кийин 10 календардык күн ичинде Улуттук банкка тапшырууга тийиш.».

12) Жобого карата 2-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

“Кыргыз Республикасында микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө” жобого карата 2-тиркеме

АНКЕТА

(сүрөт үчүн)

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Микрокредиттик компаниянын же микрокредиттик агенттиктин аталышы | |
| 2 | Кызмат орду | |
| 3 | Аты-жөнү | |
| 4 | Туулган жылы, айы, күнү жана жери | |
| 5 | Паспортунын сериясы, номери, ким тарабынан берилген, берилген күнү | |
| 6 | Жарандыгы | |
| 7 | Документ боюнча үй дареги, телефон номери | |
| 8 | Учурда айкын жашаган жеринин дареги, телефон номери | |
| 9 | Электрондук дареги | |
| 10 | Үй-бүлөлүк абалы | |
| 11 | Төмөнүлөр боюнча билиминин болушу: - микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдар боюнча: - бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчеттуу түзүү жагында: | Бар ____ Жок ____ Бар ____ Жок ____ |

12. Билими (жогорку, толук эмес жогорку, орто кесиптик, орто) (керектүүсүнүн астын сызгыла)

| Окуу жайдын аталышы (шаары, өлкөсү) | Факультети же бөлүмү | Окууга тапшырган/аны аяктаган жылы | Алган дипломго ылайык адистиги |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | |
| | | | |

13. Курстарда окутуудан өтүү

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| Семинар-дын же курстар-дын темасы | Семинар-ды уюшту-руучу | Өткөрүл-гөн жери (шаары, өлкөсү) | Окутуудан өткөн жыл | Финансылык отчеттун эл аралык стандарты жана аудит боюнча курстар үчүн сертификаттын болушу |
| | | | | (бар, жок) |

14. Эмгек жолу башталгандан тартып аткарылган иштер:

Жалпы эмгек стажы _____, анын ичинде финансылык же экономикалык чөйрөдө

| Жумушка кабыл алынган күн (жылы, айы) | Жумуштан бошонгон күн | Ээлеген кызматы | Мекеменин аталышы, жайгашкан жери | Жумуштан кетүү себеби |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

15. Кошумча маалыматтар

| | |
|--|------------------|
| Сизге ушул иштин түрү менен алектенүүгө тыюу салган соттун чечими барбы | Ооба ___ Жок ___ |
| Банкрот процессинде турган же банкрот болгондугуна байланыштуу өз ишин токтоткон банкка же башка финансы-кредит мекемелерине тиешениз барбы | Ооба ___ Жок ___ |
| Тиешениз бар болсо, банктын же финансы-кредит мекемесинин аталышын, ээлеген кызматыңызды көрсөтүңүз, өз жоопкерчилигиңизге толук түшүндүрмө бериңиз) _____ | |
| Сизге карата Улуттук банк тарабынан эскертүү чаралары жана санкциялар колдонулду беле | Ооба ___ Жок ___ |
| Эгерде «Ооба» деген жооп берилсе, качан жана кандай бузууларга жол берилгендигин көрсөтүңүз _____ | |

Мен, _____
(аты-жөнү)

жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын жана толук берилишин тастыктайм жана мындан ары бардык өзгөрүүлөр тууралуу маалыматтарды Улуттук банкка сунуштап турууга милдеттенем. Мен тараптан калпыстыктарга жана ката кетирүүлөргө жол берилген учурда, бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, мага жана микрокредиттик компанияга (же микрокредиттик агенттикке) санкциялардын колдонулушуна алып келээрин түшүнөм.

_____ 20__ -жыл « ____ » _____
(кол тамгасы)

13) Жобого карата 7-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

**“Кыргыз Республикасында микрокредиттик
компанияларды жана микрокредиттик
агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө”
жобого карата 7-тиркеме**

Жетекчинин жана башкы бухгалтердин кызмат ордуна талапкерлер төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш:

«1) жетекчи үчүн:

- жогорку жана орто-кесиптик билиминин болушу;
- микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдарды билүүсү;
- соттун иштин ошол түрүн жүргүзүүгө тыюу салган чечиминин жоктугу;
- башкы бухгалтер үчүн (башкы бухгалтердин кызмат орду штатта жок учурда - бухгалтер):
- жогорку, орто-кесиптик же сертификаттар, бухгалтердик эсеп боюнча курсту ийгиликтүү аяктагандын же квалификациясынын жогорулатылгандыгын тастыктаган башка документтер менен баштапкы-кесиптик билиминин бардыгы;
- финансылык эсепке алуу-1, банктык эсеп бухгалтери – 1-деңгээл боюнча экзаменди/тестти тапшыргандыгы;
- соттун иштин ошол түрүн жүргүзүүгө тыюу салган чечиминин жоктугу.».

2. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 31-январындагы №5/1 “Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө” жобо тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө” жобонун:

1) 4.2-пунктунун 11-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«11) МФКнын уюштуруучулары/катышуучулары (акционерлери) тарабынан анын уставдык капиталына салынган, Улуттук банк тарабынан жаңыдан түзүлгөн, жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу операцияларын ишке ашырбаган МФКлар үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн 1 пайызынан ашкан суммадагы акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар:

а) юридикалык жактар тарабынан төмөнкү документтер сунушталууга тийиш:

- акыркы финансылык жыл үчүн бухгалтердик баланстын жана түшкөн пайдалар, кеткен чыгымдар жөнүндө отчеттун Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан тастыкталган көчүрмөсүн же;
- акыркы финансы жыл үчүн финансылык отчеттун, декларациялардын же финансылык абалга тиешелүү башка документтердин көчүрмөлөрүн;
- аудитордук корутундунун көчүрмөсүн (эгерде бул талап мыйзамдарда белгиленген болсо);
- уставдык капиталга салынган, Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары тарабынан тыюу салынбаган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер.

б) жеке адамдар тарабынан төмөнкү документтер сунушталууга тийиш:

- кирешелер жөнүндө маалымкаттар, декларациялар, сатып алуу-сатуу/тартуулоо келишимдери, суммаларды, мүлктү ж.б. мурастап калуу укугун тастыктаган документтер;
- уставдык капиталга салынган, Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары тарабынан тыюу салынбаган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер.

Сунушталган документтердин көчүрмөлөрү нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө тийиш.

Улуттук банктын талабы боюнча МФК ушул пунктчанын 1-абзацында белгиленген шарттардан көз карандысыз, уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган маалыматтарды (документтерди) берүүгө тийиш.»;

2) 9.7.2-пунктунун 7-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- өтүнүч кат берилген күнү коммерциялык банктагы эсепке уставдык

капиталды көбөйтүүнүн эсебине акча каражаттары толук өлчөмдө салынгандыгын тастыктаган документ (банктагы эсептешүү эсебинен көчүрмө);

Эгерде капиталдын көбөйүүсү төмөнкүлөрдүн эсебинен ишке ашырылса:

- уюштуруучулар/катышуучулар (акционерлер) тарабынан салынган кошумча капиталдын эсебинен – бул учурда акча каражаттарын кошумча капитал катары салуу жөнүндө келишим/макулдашуу жана банктагы эсептешүү эсебинен акча каражаттарынын салынгандыгын тастыктаган көчүрмөсү берилүүгө тийиш;
- бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен – бул учурда уюштуруучулардын/катышуучулардын (акционерлердин) жалпы жыйынынын пайданы бөлүштүрүү жөнүндө чечими берилүүгө тийиш.»

3) 9.7.2-пункту төмөнкү мазмундагы 8-абзац менен толукталсын:

«- 4.2-пунктунун 11-пунктчасында белгиленген документтердин тизмегине ылайык, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар.»;

4) 9.9.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«9.9.1. МФКнын жайгашкан жеринин (почта дарегинин) өзгөрүшү калктуу пункттун, көчөнүн аталышынын, үй номеринин өзгөрүшү, МФКнын башка калктуу пунктка которулушу менен коштолушу мүмкүн. МФКнын бир калктуу пункттун ичинде орун которушу лицензиялардын алмаштырылышына алып келбейт жана уюштуруу документтерине тиешелүү өзгөртүүлөрдүн киргизилишин талап кылбайт. Жайгашкан жери, анын ичинде айкын дареги өзгөргөн учурда МФК Улуттук банктын Кеземөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгына төмөнкү документтерди сунуштайт:

1) МФКнын жайгашкан жеринин, анын ичинде айкын дарегинин өзгөргөндүгү тууралуу билдирмени.»;

2) ижара келишиминин же МФКнын тиешелүү жайга менчик укугун тастыктаган документтин көчүрмөсүн.».

3. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги № 17/1 “Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы” ЖЧКсынын укугу өткөн мекеменин кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жана аларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына макулдашуу жол-жобосу жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы” ЖЧКсынын («ФКРПКС») укугу өткөн мекеменин кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жана аларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына макулдашуу жол-жобосунун”:

1) Аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

“Кредиттик союздардын финансылык компаниясы” ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесинин кызмат адамдарын макулдашуу тартиби“.;

2) Аталган документтин бүтүндөй тексти боюнча «Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы” ЖЧКсы” аббревиатурасы “КСФК” ААКсына” алмаштырылсын;

3) Документтин бүтүндөй тексти боюнча «КРUB» деген аббревиатуралар тиешелүү жөндөмөдө «Улуттук банк» дегенге алмаштырылсын.

4) 2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«2. Адистештирилген финансы-кредит мекемесинин саясатын (кредиттер, финансы ж.б. боюнча) түптөгөн негизги операцияларга катышууга же айкын катышууга ыйгарым укуктуу болгон Башкарма мүчөсүнүн, башкы бухгалтеринин саясатты аныктаган түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:

1) жогорку билиминин болушу;

2) төмөнкүдөй эмгек стажынын болушу:

– Башкарманын Төрагасынын кызмат ордуна талапкерлер үчүн – финансы-кредит системасында кеминде үч жылдык, анын ичинде жетекчи кызматтарда – кеминде бир жылдык эмгек стажы;

Башкарманын Төрагасы кызмат ордуна талапкер ошондой эле төмөнкүлөргө ээ болууга тийиш:

а) “КСФК” ААКсында жана бүтүндөй кредиттик союздар системасында ишке талдап-иликтөөлөрдү жүргүзө билүү;

б) кредиттик союздардын ишине тиешелүү маселелер боюнча атайы окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификаты/күбөлүгүнүн болушу, ошондой эле финансы-банк чөйрөсүндө иштеп жаткан же иштеп кеткен кеминде эки адамдын мүнөздөмө-жолдомосунун болушу (Улуттук банктын кызматкерлеринин, талапкерлердин жакын туугандарынын, ошондой эле “КСФК” ААКсынын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин

жолдомолору эске алынбайт);

в) “КСФК” ААКсынын Башкармасынын Төрагалыгына дайындалган учурга карата акыркы үч жыл аралыгында кредиттик союздун катышуучусу же кызмат адамы болууга тийиш эмес.

- Башкарманын мүчөсүнүн кызмат ордуна талапкерлер үчүн – финансы-кредит системасында кеминде эки жылдык иш тажрыйбасы;
- башкы бухгалтердин, түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлер үчүн – финансы-кредит системасында эң аз дегенде бир жылдык иш тажрыйбасы;

3) финансы-кредит мекемесинин ишин жөнгө салуу, тобокелдиктерди тескөө жана корпоративдик башкарууга тиешелүү мыйзамдарды билүүсү;

4) адистештирилген финансы-кредит мекемесинин бизнес-планын билүүсү;

5) финансы-кредит системасында анын иштөөсүнө тыюу салган соттун чечиминин болбошу;

6) экономика чөйрөсүндө жана кызматтык кылмыштуулукка баргандыгы үчүн ага карата соттун чыгарган өкүмү болбосо;

7) ыйгарым укуктуу органдардын анын аракеттерине (аракеттенбей коюусуна) анын натыйжасында банктын/финансы-кредит мекемесинин лицензиясы кайтарылып алынган иш-аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) талапкердин тиешеси бардыгын тааныган актысынын болбошу.».

5) 4-пунктунун 5-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Улуттук банктын Төрагасынын Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгын ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн, Башкарманын мүчөлөрүнүн, текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүнүн жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин кызмат ордуна талапкерлер Улуттук банктын талаптарына ылайык келе тургандыгы/ылайык келбей калгандыгы тууралуу чечим кабыл алат.».

4. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-июлундагы №30/14 “Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздардын финансылык компаниясы” ААКсын лицензиялоо, өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздардын финансылык компаниясы” ААКсын лицензиялоо, өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө” жобонун:

1) бүтүндөй тексти боюнча «Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын («ФКРПКС») укугу өткөн мекеменин кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жана аларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына макулдашуу жол-жобосу» деген сөздөр «Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсынын кызмат адамдарын макулдашуу тартиби» деген тиешелүү жөндөмөдөгү сөз айкашына алмаштырылсын;

2) 5-тиркеменин 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул лицензия аркылуу төмөнкү банктык операцияларды жүзөгө ашырууга уруксат берилет:

1) кредиттик союздарга кредиттерди берүү;

2) кредиттик союздун талабы жана алардын милдеттүү түрдө катышуусу шартында (үчүнчү жак катары) кредиттик союздардын катышуучуларына кредиттерди берүү;

3) финансы-кредит мекемелеринен акча каражаттарын тартуу;

4) кредиттик союздардын карыздык милдеттенмелерин (факторинг) сатып алуу жана сатуу;

5) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу;

6) кредиттик союздардын эсебин ачуу жана жүргүзүү;

7) кредиттик союздардын тапшыруусу боюнча эсептешүүлөрдү жана аларды кассалык тейлөөнү ишке ашыруу;

8) кредиттик союздар үчүн системанын оператору катары акча которуу боюнча операцияларды ишке ашыруу;

9) Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен башка операцияларды ишке ашыруу.»

5. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы №14/3 токтому менен бекитилген “Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө” жобонун жаңы редакциясы тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө” жобонун:

1) 1.6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.6. Кредиттик союз лицензияда көрсөтүлгөн финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого укуктуу».

2) Жобого карата 2-тиркеменин 2-пункту төмөнкү мазмундагы 6-абзац менен толукталсын: «Электрондук дареги_____».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Т. Үметалиев көч., 101
2014-ж., 29-декабрындагы № 59/1

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык 10,50 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2014-жылдын 30-декабрынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү боюнча маалыматты Улуттук банктын расмий веб-сайтына бир жумуш күнү ичинде жайгаштырсун.
4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, Н.Жеңиш мырзага жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

Н.Жеңиш

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Т. Үметалиев көч., 101
2014-ж., 31-декабрындагы № 60/1

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Юридика башкармалыгы:

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын камсыз кылсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом, расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн тааныштырсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 31-декабрындагы №60/1 токтомуна карата
тиркеме**

**Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаттарында кредиттик
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор**

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаттарында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Жогоруда белгиленген токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаттарында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобонун:

1) 16-пунктундагы:

- «(юридикалык жактардын жана жеке адамдардын келишимдери, контракттары боюнча продукцияларды берүүлөр үчүн төлөөлөр)» деген сөздөр алынып салынсын;
- пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Кредиттерди керектөө максаттарына, анын ичинде карыз алуучунун турак жай шартын жакшыртууга, ошондой эле коммерциялык/өндүрүштүк мүнөзгө ээ эмес башка максаттарга сунуштоого жол берилбейт.»;

2) 20-пунктун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен Банк тарабынан берилген кредиттер боюнча номиналдык жылдык пайыздык чен Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган пайыздык ченден ашпоого жана алар Банкка тааныштырылууга тийиш.»;

3) 24-пунктундагы «жана 25» деген сөздөр алынып салынсын;

4) 26-пунктунун:

- биринчи абзацындагы «максаттарга» деген сөздөр «БФКМдерди кредиттөө үчүн» деген сөздөргө алмаштырылсын;
- пункт төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«- Кредит берилген күндөн кийинки 30 (отуз) календардык күн ичинде БФКМ Банктан алган акча каражаттарды карыз алуучулар арасында жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде, кредиттик ресурстар же алардын бөлүгү ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө толук пайдаланылбай калса же жарым-жартылай пайдаланылса, БФКМ көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийинки жумуш күнү кредиттик ресурстардын өздөштүрүлбөй калган бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда Банкка кайтарып берүүгө тийиш;

- Кредитти колдонуу мөөнөтү ичинде кредиттик аукциондордун алкагында сунушталган каражаттардын эсебинен берилген кредиттин ордун жабууга БФКМдин карыз алуучуларынан келип түшкөн акча каражаттарды БФКМ, Улуттук банкка алардын жайгаштырылышы жөнүндө отчетту кийинки айдын бешине чейин тапшыруу менен аларды өз кардарлары арасында жайгаштырууга тийиш.

БФКМ, карыз алуучулардан ордун жабууга кабыл алган каражаттарды отчеттук мезгилден кийинки бир ай ичинде жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде БФКМ ал каражаттарды ушул пунктка ылайык жайгаштырууну ишке ашырбаса, БФКМ белгиленген жайгаштыруу мөөнөтү аяктагандан кийин жайгаштырылбаган каражаттардын бүтүндөй суммасын Банкка кайтарып берүүгө милдеттүү.»;

5) 28-пункттагы «45» деген сан «44» дегенге алмаштырылсын;

6) 29-пункттун 10 абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- Улуттук банк алдында алынган кредиттер жана аларга кошуп эсептелинген пайыздар боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн акчалай милдеттенмелерге, ошондой эле кредиттик аукциондордун жыйынтыгында мурда алынган же алуу процессинде турган кредиттер, анын ичинде Улуттук банктын кайра каржылоого тиешелүү башка инструменттери боюнча өздөштүрүлбөгөн кредиттик ресурстарга ээ болбоого.»;

7) 30-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«30. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети кредиттик аукционду өткөрүү параметрлерин, шарттарын жана ыкмаларын, анын ичинде сунушталуучу кредиттик ресурстардын көлөмүн, мөөнөттөрүн, Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык ченди, минималдуу пайыздык ченди, бир билдирменин минималдуу көлөмүн, күрөөлүк камсыздоого карата талаптарды, аукцион түрүн, кредиттин тармактын багытын мезгил-мезгили менен аныктап турат.»;

8) 31-пункттагы «аукциондун түрүн» деген сөздөр «аукционду өткөрүү ыкмаларын» дегенге алмаштырылсын;

9) 32-пункт төмөнкү мазмундагы үчүнчү сүйлөм менен толукталсын:

«Аукционго катышуу билдирмесине, Банктын ыйгарым укуктуу органынын кредиттик аукциондо катышуу жана кредит боюнча күрөөлүк камсыздоо тизмегин тиркөө менен аны сунуштоо чечими кошо тиркелүүгө тийиш.»;

10) 35-пункттагы «жалпы көлөмүнөн» деген сөздөр «жалпы көлөмүнүн 50 пайызынан» деген сөздөргө алмаштырылсын;

11) 41-пункттун 3-пунктчасынын экинчи сүйлөмүндөгү «берилген учурда» деген сөздөр «Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен улуттук валютада сунушталууга жана» деген сөздөр менен толукталсын;

12) 6-бөлүктөмөнкүмазмундагы 41-1-пункт менен толукталсын:

«41-1. Эгерде Банк күрөөлүк камсыздоону кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндө сунуштаган болсо, Банк тарабынан талап кылынып жаткан сумманын кеминде 20 пайызытиешелүү күрөөлүк коэффициентти

эске алуу менен ушул Жобонун 41-пунктунун 1 жана 2-пунктчаларында көрсөтүлгөн жана Банка менчик укугунда таандык болгон күрөө менен камсыздалууга тийиш.»;

13) 7-бөлүк төмөнкү мазмундагы 51-1-пункт менен толукталсын:

«51-1. Аукциондор, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими боюнча төмөнкү ыкмалардын бири аркылуу өткөрүлүшү мүмкүн:

1) I ыкма – Көптөгөн чен боюнча аукцион. Бул, сунушталган пайыздык чен деңгээли боюнча аукционго катышууга жол берилген билдирмелерди жогорку чектен тартып ушул аукциондо белгиленген кредиттик ресурстар көлөмү толугу менен бөлүштүрүлгөнгө чейин (чектөө ченине чейин) канааттандыруу каралган ыкма. Мында, эгерде чектөө чени боюнча бир нече билдирме сунушталса, анда кредиттик ресурстар бул билдирмелер ортосунда миңге чейин тегеректелип, пропорционалдуу негизде бөлүштүрүлөт;

2) II ыкма – Бир чен боюнча аукцион. Бул, катышууга жол берилген бардык билдирмелерди чектөө чени боюнча, ушул аукциондо белгиленген кредиттик ресурстар көлөмүнүн чегинде канааттандыруу каралган ыкма. Мында, эгерде чектөө чени боюнча бир нече билдирме сунушталса, анда кредиттик ресурстар бул билдирмелер ортосунда миңге чейин тегеректелип, пропорционалдуу негизде бөлүштүрүлөт;

3) III ыкма – Белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду өткөрүү учурунда бардык билдирмелер Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча канааттандырылат. Эгерде билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн ашса, алар миңге чейин тегеректелип, пропорционалдуу негизде канааттандырылат.»;

14) 52-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«52. Улуттук банк кредиттик аукционду өткөрүп, анын жыйынтыгын чыгарат, мында Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин төрагасынын же аны алмаштырган адамдын чечими менен кредиттик ресурстар көлөмү келип түшкөн билдирменин жалпы көлөмүнө жараша кыскартылышы мүмкүн. Аукционго экиден аз катышуучу катышкан шартта, ал өткөрүлбөгөн катары таанылат.»;

15) 61-пункттагы «5-тиркеме» деген сөздөр «, 6, 7-тиркемелер» деген сандар менен толукталсын;

16) 62-пункттагы «кийинки жумуш күнү» деген сөздөр «3жумуш күнү ичинде» деген сөздөргө алмаштырылсын;

17) 73-пункттагы:

- «, 25» деген сандар алынып салынсын;
- экинчи сүйлөмүндөгү «мөөнөткө четтетүүгө» деген сөздөр «жана/ же кредиттик аукциондо алынган кредиттик ресурстарды каражаттарды максаттуу пайдалануу талабын бузууга жол берген БФКМди кредиттөө үчүн пайдаланууга Банктарга 6 айга чейинки мөөнөткө тыюу салууга укуктуу» деген сөздөр менен толукталсын;

18) 9-бөлүк төмөнкү мазмундагы 73-1-пункт менен толукталсын:

«73-1. Банк жана/же БФКМ, кредиттик аукциондун алкагында алынган ресурстардын эсебинен Банктын/БФКМдин карыз алуучуларына берилген каражаттардын максаттуу пайдаланылышын контролдоого жоопкерчилик тартат. Эгерде Банктын/БФКМдин карыз алуучусу кредиттик ресурстарды максаттуу пайдалануу талаптарын бузууга жол берсе Улуттук банк, ушул жобонун талаптарын бузуу менен пайдаланылган кредиттик ресурстар суммасын мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын Банктан талап кылууга, максаттуу пайдаланылбаган суммадан 1 пайыз өлчөмүндө айыптык төлөм чегерүүгө, ошондой эле Банкка жана/же БФКМге карата ушул жободо жана/же Башкы келишимде белгиленген башка чараларды колдонууга укуктуу.»;

19) 78-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:

«Өтүнүч кат ушул пунктта белгиленген мөөнөт ичинде сунушталбаса, кредит пролонгацияланбайт.»;

20) Жобого карата 1-тиркеменин:

- 2.7.-пунктунан «аукцион параметрлеринин чегинде» деген сөздөр алынып салынсын;
- 2.11-пунктундагы «кредиттик келишимдин көчүрмөлөрү» деген сөздөр «түзүлгөн» деген сөз менен толукталсын;
- 5-бөлүгү төмөнкү мазмундагы 5.3.1-5.3.3-пункттар менен толукталсын:

«5.3.1. Кредиттик келишимдин аракеттенүү мөөнөтү ичинде Банк кредиттик камсыздоо катары сунушталган күрөөгө баа берүү ишин жүргүзүүгө милдеттүү. Эгерде Күрөө кармоочу тарабынан колдонулган тиешелүү күрөөлүк коэффициенттерди эске алганда күрөөнүн жалпы наркы төмөндөсө, Банк бул тууралуу Күрөө кармоочуга кат жүзүндө маалымдоо менен күрөө наркы төмөндөгөн учурдан тартып 5 жумуш күнү ичинде сунушталып жаткан жаңы/кошумча күрөөнүн тизмегин жөнөтүүгө милдеттүү.

5.3.2. Эгерде Банк, күрөөлүк камсыздоону же кошумча камсыздоону сунуштоо, же болбосо Банк тарабынан кредитти камсыздоого сунушталган күрөө предметин алмаштыруу боюнча талаптарды аткарбаса, Улуттук банк ушул Башкы келишимдин жана Күрөө жөнүндө келишимдин талаптарына ылайык, Банктын Улуттук банкта ачылган корреспонденттик эсебинен анын Кредит берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча карызынын бүтүндөй суммасын, анын ичинде кредит боюнча негизги сумманы, ал боюнча чегерилген пайыздарды, айыптык санкцияларды же камсыздоо үчүн жетишсиз болуп жаткан эквиваленттүү сумманы акцептсиз тартипте алууга укуктуу.

5.3.3. Эгерде Банк күрөөлүк камсыздоону же кошумча камсыздоону сунуштоо, же болбосо Банк тарабынан кредитти камсыздоого сунушталган күрөө предметин алмаштыруу үчүн белгиленген мөөнөттөрдү бузууга жол берсе, Улуттук банк ушул Башкы келишимге жана Күрөө жөнүндө келишимге ылайык туум чегерүүгө укуктуу.»;

- 5.4.-пункттан «жана кредит алууга Банктын тиешелүү ыйгарым

- укуктуу органдарынын чечимин» деген сөздөр алынып салынсын;
– 5-бөлүгү төмөнкү мазмундагы 5.12-5.15-пункттар менен толукталсын:

«5.12. Кредитти колдонуу мөөнөтү ичинде кредиттик аукциондордун алкагында сунушталган каражаттардын эсебинен берилген кредиттин ордун жабууга Банктын карыз алуучуларынан келип түшкөн акча каражаттарды Банк, Улуттук банкка алардын жайгаштырылышы жөнүндө отчетту кийинки айдын бешине чейин тапшыруу менен аларды өз кардарлары арасында 3.3-пунктка ылайык жайгаштырууга тийиш. Жаңыдан берилип жаткан кредиттер мурда алынган максаттарга жана багыттарга туура келүүгө тийиш.

5.13. Банк, карыз алуучулардан ордун жабууга кабыл алган каражаттарды отчеттук мезгилден кийинки бир ай ичинде жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде Банк ал каражаттарды ушул пунктка ылайык жайгаштырбаса, жайгаштыруу мезгилинен кийинки айдын 1инде жайгаштырылбаган каражаттардын бүтүндөй суммасын Улуттук банкка кайтарып берүүгө милдеттүү.

5.14. Эгерде банк ушул Башкы келишимдин 5.13-пунктуна ылайык өз кардарлары арасында жайгаштырылбаган каражаттарды чегерүүнү ишке ашырбаса, Банк мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген каражаттарды толугу менен жайгаштырганга чейинки же болбосо жайгаштырылбаган каражаттардын суммасын Улуттук банкка кайтарганга чейинки ар бир күн үчүн жайгаштырылбаган каражаттар суммасынан 0,1 пайыз өлчөмүндө туум төлөйт.

5.15. Банк кредиттик аукциондун алкагында алынган ресурстардын эсебинен банктын карыз алуучуларына берилген каражаттардын максаттуу пайдаланылышын контролдоого жоопкерчилик тартат. Эгерде Банктын карыз алуучусу кредиттик ресурстарды максаттуу пайдалануу талаптарын бузууга жол берсе Улуттук банк, ушул жобонун талаптарын бузуу менен пайдаланылган кредиттик ресурстар суммасын мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын Банктан талап кылууга, максатсыз пайдаланылган суммадан 1 пайыз өлчөмүндө айыптык төлөм чегерүүгө, ошондой эле ал Банкка карата ушул Башкы келишимде белгиленген башка чараларды колдонууга укуктуу.»;

- 6.4.-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:

«Өтүнүч кат ушул пунктта белгиленген мөөнөт ичинде сунушталбаса, кредит пролонгацияланбайт.»;

- 9.4.-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«9.4. Башкы келишимге карата 1, 2, 3, 4, 5, 6 жана 7-тиркемелер анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.»;

- Жобого карата 4-тиркеменин (Кредиттик келишим):

3.2.-пунктундагы «иш күнү» деген сөздөр «календардык» деген сөзгө алмаштырылсын;

5.3.-пунктундагы «№3 жана №5 тиркемелер формасындагы» деген сөздөр «3 жана 5, 6, 7-тиркемелер формасындагы (күрөө түрүнө

жараша)» деген сөздөр менен толукталсын;

- Жобого карата 5-тиркеменин (Мамлекеттик баалуу кагаздарды күрөөгө коюу келишими):

2.1.- пункту төмөнкү мазмундагы 2.1.5-пунктча менен толукталсын:

«2.1.5. Күрөө кармоочуга алдын ала маалымдоо менен Кредиттик келишимдин аракеттенүү мөөнөтү аяктаганга чейин төлөө мөөнөтү келип жеткен мамлекеттик баалуу кагаздарды кийин төлөө мөөнөтү каралган башка ушундай эле баадагы мамлекеттик баалуу кагаздарга алмаштырылышын камсыз кылууга. Мында мамлекеттик баалуу кагаздар, тиешелүү эмиссиядагы/тиешелүү эмиссиялардагы мамлекеттик баалуу кагаздардын ордун жабуу күнү келип жеткенге чейинки 30 (отуз) календардык күн мурда алмаштырылууга тийиш.»

3.3-пункттагы «3.1.» деген сандар «2.1.5.» деген сандарга алмаштырылсын;

4-бөлүгү төмөнкү редакциядагы 4.3-пункт менен толукталсын:

«4.3. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 2.1.5-пунктунда каралган милдеттенмелерди аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса, Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген ар бир күн үчүн (өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы үчүн) алмаштырылууга тийиш болгон мамлекеттик баалуу кагаздардын номиналдык наркынан 0,05 пайыз өлчөмүндө туум төлөйт.»;

- Жобого карата 7-тиркеменин (Кредиттик келишимдер боюнча талап коюу укугун күрөөгө коюу жөнүндө келишим):

2.4.-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;

4.2.-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Күрөө коюучу, Күрөө кармоочунун кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоо зарылчылыгы тууралуу тиешелүү талап кылуу-билдирмесин алгандан кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде, Күрөө кармоочунун талап кылуу-билдирмесинде көрсөтүлгөн суммадан төмөн болбогон суммада кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү кошумча күрөөлүк камсыздоону ага сунуштоого жана аны тариздетүүгө, ошондой эле Кошумча күрөөнү сунуштоо келишимин Башкы келишимдин 3.2-пунктуна ылайык каттоодон өткөртүүгө же болбосо Күрөө коюучу Күрөө кармоочудан Кредитти сунуштоо тууралуу кредиттик келишимге ылайык алган кредитинин тиешелүү бөлүгүнүн ордун жабууга милдеттенет».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№54/4 от 8 декабря 2014 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4.

2. Управлению платежных систем направить настоящее постановление в Национальный статистический комитет Кыргызской Республики для последующей государственной регистрации в установленном порядке.

3. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики после регистрации в Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности и Управлению банковских расчетов внести необходимые изменения в справочники кодов платежей в Главной Книге Национального банка Кыргызской Республики, Системе пакетного клиринга и Гроссовой системе расчетов в режиме реального времени.

6. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения Министерства финансов Кыргызской Республики и коммерческих банков Кыргызской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Жеенбаева Б.Ж.

И.о. Председателя

Н.Жениш

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 8 декабря 2014 г. № 54/4**

**Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственного классификатора платежного оборота»
от 30 ноября 2007 г. № 51/4**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4, следующие изменения и дополнения:

в Государственном классификаторе платежного оборота, утвержденном вышеуказанным постановлением:

1. Группу 11500000 «Налоги на международную торговлю и операции» раздела 1 «Платежи по доходам в государственный бюджет» изложить в следующей редакции:

| Код платежа | Наименование назначения платежа |
|--------------------|---|
| 11500000 | Налоги на международную торговлю и внешние операции |
| 11510000 | Таможенные платежи |
| 11511000 | Таможенные платежи с ввозимой продукции |
| 11511100 | Импортная таможенная пошлина |
| 11511200 | Импортная сезонная таможенная пошлина |
| 11511300 | Специальная пошлина |
| 11511400 | Антидемпинговая пошлина |
| 11511500 | Компенсационная пошлина |
| 11511600 | Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов |
| 11511700 | Совокупный таможенный платеж |
| 11511800 | Ввозные таможенные пошлины, обязанности по уплате которых возникли до присоединения Кыргызской Республики к ЕЭС |

| | |
|-----------------|--|
| 11512000 | Таможенные платежи с вывозимой продукции |
| 11512100 | Экспортная таможенная пошлина |
| 11512200 | Экспортная сезонная таможенная пошлина |
| 11513000 | Таможенные сборы |
| 11513100 | Сборы с иностранных автоперевозчиков |
| 11513200 | Сборы за таможенное оформление |
| 11514000 | Другие таможенные сборы и платежи |
| 11514100 | Другие таможенные сборы и платежи |
| 11515000 | Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государств-участников в соответствии с Договором о присоединении к ЕЭС |
| 11515100 | Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Казахстан |
| 11515200 | Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Беларусь |
| 11515300 | Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Российской Федерации |
| 11515400 | Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Армения |
| 11516000 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств стран-участников по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин |
| 11516100 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Казахстан по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин |
| 11516200 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Беларусь по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин |
| 11516300 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Российской Федерацией по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин |
| 11516300 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Армения по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин |

| | |
|-----------------|---|
| 11517000 | Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным органам, при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории ЕЭС |
| 11517100 | Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Казахстан |
| 11517200 | Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Беларусь |
| 11517300 | Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Российской Федерации |
| 11517400 | Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Армения |
| 11518000 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам |
| 11518100 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Казахстан |
| 11518200 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Беларусь |
| 11518300 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Российской Федерации |
| 11518400 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Армения |
| 11519000 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте других государств-членов приостановлено |
| 11519100 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Казахстан приостановлено |
| 11519200 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Беларусь приостановлено |

| | |
|----------|---|
| 11519300 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Российской Федерации приостановлено |
| 11519400 | Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Армения приостановлено |

2. Группу 11600000 «Прочие налоги и сборы» раздела 1 «Платежи по доходам в государственный бюджет» изложить в следующей редакции:

| Код платежа | Наименование назначения платежа |
|--------------------|--|
| 11600000 | Прочие налоги и сборы |
| 11610000 | Прочие налоги и сборы |
| 11611000 | Прочие налоги и сборы |
| 11611100 | Прочие налоги и сборы республиканского бюджета |
| 11611200 | Прочие налоги и сборы местного бюджета |

3. Группу 14222000 «Государственные пошлины» раздела 1 «Платежи по доходам в государственный бюджет» дополнить следующим элементом:

| Код платежа | Наименование назначения платежа |
|--------------------|---|
| 14222500 | Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий при декларировании |

4. Группу 14220000 «Административные сборы и платежи» раздела 1 «Платежи по доходам в государственный бюджет» дополнить подгруппой 14223000 «Единовременный декларационный платеж» в следующей редакции:

| Код платежа | Наименование назначения платежа |
|--------------------|---|
| 14223000 | Единовременный декларационный платеж |
| 14223100 | Единовременный декларационный платеж |

5. Раздел 2 «Платежи по расходам из государственного бюджета» изложить в следующей редакции:

| Код платежа | Наименование назначения платежа |
|--------------------|---|
| 20000000 | ПЛАТЕЖИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА |
| 21000000 | Оплата труда работников |
| 21100000 | Заработная плата |
| 21110000 | Заработная плата |
| 21111000 | Заработная плата постоянных работников |
| 21111100 | Основная заработная плата |
| 21111200 | Надбавки |
| 21111300 | Дополнительные выплаты и компенсации |
| 21112000 | Заработная плата временных работников |
| 21112100 | Работники, нанятые по контракту или на временной основе |
| 21200000 | Взносы/отчисления на социальные нужды |
| 21210000 | Взносы в Социальный фонд |
| 21211000 | Взносы в Социальный фонд |
| 21211100 | Взносы в Пенсионный фонд |
| 21211200 | Взносы в Фонд медицинского страхования |
| 22000000 | Приобретение и использование товаров и услуг |
| 22100000 | Использование товаров и услуг |
| 22110000 | Расходы на служебные поездки |
| 22111000 | Командировочные расходы внутри страны |
| 22111100 | Транспортные расходы |
| 22111200 | Гостиничные расходы |
| 22111300 | Суточные расходы |
| 22112000 | Командировочные расходы за границу |
| 22112100 | Транспортные расходы |
| 22112200 | Гостиничные расходы |
| 22112300 | Суточные расходы |
| 22120000 | Услуги связи |
| 22122000 | Услуги связи |
| 22122100 | Услуги телефонной и факсимильной связи |

| | |
|-----------------|---|
| 22122200 | Услуги сотовой связи |
| 22122300 | Услуги фельдъегерской связи |
| 22122400 | Услуги почтовой связи |
| 22122500 | Плата за услуги по трансляции телерадиопрограмм |
| 22122900 | Прочие услуги связи |
| 22130000 | Арендная плата |
| 22131000 | Арендная плата |
| 22131100 | Аренда зданий и помещений |
| 22131200 | Аренда оборудования и инвентаря |
| 22131300 | Аренда транспортных средств |
| 22131900 | Аренда прочего имущества |
| 22140000 | Транспортные услуги |
| 22141000 | Транспортные услуги |
| 22141100 | Бензин, дизель и прочее топливо |
| 22141200 | Приобретение запасных частей |
| 22141300 | Обслуживание транспортных средств |
| 22141900 | Прочие транспортные услуги |
| 22150000 | Приобретение прочих товаров и услуг |
| 22151000 | Приобретение прочих услуг |
| 22151100 | Приобретение юридических услуг |
| 22151200 | Приобретение услуг консультантов |
| 22151400 | Услуги в области информационных технологий |
| 22152000 | Приобретение услуг по содержанию состояния имущества |
| 22152100 | Приобретение санитарных услуг в содержании зданий и помещений |
| 22152200 | Приобретение услуг по реставрации памятников истории и культуры |
| 22152900 | Приобретение прочих услуг по содержанию зданий, помещений и иного имущества |
| 22153000 | Расходы на обучение государственных служащих и населения |
| 22153100 | Расходы на обучение государственных служащих |

| | |
|-----------------|--|
| 22153200 | Расходы на обучение и переобучение взрослого населения в учебных заведениях профтехобразования на краткосрочной основе |
| 22154000 | Расходы, связанные с оплатой прочих услуг |
| 22154100 | Представительские расходы |
| 22154200 | Расходы за изготовление бланков, медалей, значков |
| 22154300 | Оплата за оказание информационно-коммуникационных услуг |
| 22154900 | Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг |
| 22160000 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения |
| 22161000 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения |
| 22161100 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения |
| 22170000 | Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения |
| 22171000 | Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения |
| 22171100 | Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения |
| 22171200 | Приобретение инсулина и инсулиносодержащих препаратов |
| 22180000 | Приобретение продуктов питания |
| 22181000 | Приобретение продуктов питания |
| 22181100 | Приобретение продуктов питания |
| 22181200 | Компенсационные выплаты на продукты питания |
| 22200000 | Приобретение товаров и услуг |
| 22210000 | Расходы на текущий ремонт имущества |
| 22211000 | Расходы на текущий ремонт имущества |
| 22211100 | Расходы на текущий ремонт зданий и помещений |
| 22211200 | Расходы на текущий ремонт сооружений |
| 22211300 | Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря |
| 22220000 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей |

| | |
|-----------------|---|
| 22221000 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей |
| 22221100 | Приобретение оборудования и материалов |
| 22221200 | Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей |
| 22230000 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования |
| 22231000 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования |
| 22231100 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования |
| 22240000 | Приобретение угля |
| 22241000 | Приобретение угля |
| 22241100 | Приобретение каменного угля |
| 22241200 | Приобретение других видов топлива |
| 22250000 | Приобретение услуг охраны |
| 22251000 | Приобретение услуг охраны |
| 22251100 | Приобретение услуг вневедомственной охраны |
| 22251900 | Приобретение прочих охранных услуг |
| 22260000 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг |
| 22261000 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг |
| 22261100 | Финансовые услуги по выпуску, размещению и погашению государственных ценных бумаг |
| 22261200 | Прочие услуги по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг |
| 22261300 | Прочие услуги Национального Банка, Коммерческих банков, финансово-кредитных учреждений |
| 22261400 | Услуги АКБ по обслуживанию системы казначейства |
| 22300000 | Коммунальные услуги |

| | |
|-----------------|---|
| 22310000 | Плата за воду |
| 22311000 | Плата за воду |
| 22311100 | Плата за воду |
| 22320000 | Плата за электроэнергию |
| 22321000 | Плата за электроэнергию |
| 22321100 | Плата за электроэнергию |
| 22330000 | Плата за теплоэнергию |
| 22331000 | Плата за теплоэнергию |
| 22331100 | Плата за теплоэнергию |
| 22340000 | Плата за газ |
| 22341000 | Плата за газ |
| 22341100 | Плата за газ |
| 22350000 | Плата за прочие коммунальные услуги |
| 22351000 | Плата за прочие коммунальные услуги |
| 22351100 | Плата за пользование лифтом |
| 22351200 | Плата за аренду автостоянок и гаражей |
| 24000000 | Проценты |
| 24100000 | Проценты нерезидентам |
| 24110000 | Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций |
| 24111000 | Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций |
| 24111100 | Выплата процентов по займам, полученным от иностранных государств и международных организаций |
| 24200000 | Проценты резидентам, кроме сектора госуправления |
| 24210000 | Выплата процентов по государственным ценным бумагам |
| 24211000 | Выплата процентов по государственным ценным бумагам |
| 24211100 | Выплата процентов по государственным краткосрочным ценным бумагам |
| 24211200 | Выплата процентов по государственным долгосрочным ценным бумагам |

| | |
|-----------------|--|
| 24220000 | Погашение задолженности населению по индексированным суммам |
| 24221000 | Погашение задолженности населению по индексированным суммам |
| 24221100 | Погашение задолженности населению по индексированным суммам |
| 24300000 | Проценты другим единицам сектора госуправления |
| 24310000 | Выплата процентов другим единицам сектора госуправления |
| 24311000 | Выплата процентов другим единицам сектора госуправления |
| 24311100 | Выплата процентов другим единицам сектора госуправления |
| 25000000 | Субсидии |
| 25100000 | Субсидии государственным предприятиям |
| 25110000 | Субсидии нефинансовым государственным предприятиям |
| 25111000 | Субсидии нефинансовым государственным предприятиям |
| 25111100 | Субсидии нефинансовым государственным предприятиям |
| 25120000 | Субсидии финансовым государственным предприятиям |
| 25121000 | Субсидии финансовым государственным предприятиям |
| 25121100 | Субсидии финансовым государственным предприятиям |
| 25200000 | Субсидии частным предприятиям |
| 25210000 | Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям |
| 25211000 | Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям |
| 25211100 | Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям |
| 25220000 | Субсидии финансовым частным предприятиям |
| 25221000 | Субсидии финансовым частным предприятиям |
| 25221100 | Субсидии финансовым частным предприятиям |
| 26000000 | Гранты |

| | |
|-----------------|--|
| 26100000 | Гранты правительствам иностранных государств |
| 26110000 | Текущие гранты правительствам иностранных государств |
| 26111000 | Текущие гранты правительствам иностранных государств |
| 26111100 | Текущие гранты правительствам иностранных государств |
| 26120000 | Капитальные гранты правительствам иностранных государств |
| 26121000 | Капитальные гранты правительствам иностранных государств |
| 26121100 | Капитальные гранты правительствам иностранных государств |
| 26200000 | Гранты международным организациям |
| 26210000 | Текущие гранты международным организациям |
| 26211000 | Взносы в международные организации и объединения в рамках СНГ |
| 26211100 | Взносы в международные организации |
| 26211200 | Взносы в интеграционные объединения в рамках СНГ |
| 26211900 | Прочие безвозмездные перечисления |
| 26220000 | Капитальные гранты международным организациям |
| 26221000 | Капитальные гранты международным организациям |
| 26221100 | Капитальные гранты международным организациям |
| 26300000 | Гранты другим единицам сектора государственного управления |
| 26310000 | Текущие гранты другим единицам сектора государственного управления |
| 26311000 | Гранты местным бюджетам |
| 26311100 | Категориальные гранты |
| 26311200 | Выравнивающие гранты |
| 26311300 | Стимулирующие гранты |
| 26312000 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам |
| 26312100 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам из республиканского в местный бюджет |
| 26312200 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного в республиканский бюджет |

| | |
|-----------------|--|
| 26312400 | Средства, передаваемые между уровнями местных бюджетов |
| 26313000 | Субвенции |
| 26313100 | Субвенции Социальному Фонду |
| 26320000 | Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления |
| 26321000 | Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления |
| 26321100 | Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления |
| 27000000 | Социальные пособия и выплаты |
| 27100000 | Пособия по социальному обеспечению |
| 27110000 | Пособия по социальному обеспечению |
| 27111000 | Пособия по социальному обеспечению |
| 27111100 | Базовая часть пенсии по социальному страхованию населения |
| 27111200 | Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья |
| 27111300 | Пенсии военнослужащим |
| 27111400 | Пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства |
| 27111500 | Пенсии отдельным категориям населения |
| 27111600 | Льготные пенсии за работу в отдаленных и трудно доступных районах |
| 27112000 | Государственное обязательное страхование военнослужащих |
| 27112100 | Государственное обязательное личное страхование военнослужащих на случай их гибели, получения инвалидности |
| 27113000 | Выплаты по социальному страхованию населения |
| 27113100 | Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию |
| 27113200 | Компенсационные выплаты за трудовые увечья |
| 27113300 | Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС |
| 27114000 | Надбавки по социальному страхованию населения |
| 27114100 | Надбавки к пенсиям инвалидов |
| 27114200 | Надбавки к пенсиям за особые заслуги |

| | |
|-----------------|--|
| 27115000 | Медицинское страхование населения |
| 27115100 | Медицинское страхование детей до 16 лет |
| 27115200 | Медицинское страхование пенсионеров |
| 27115300 | Медицинское страхование лиц, получающих социальные пособия |
| 27200000 | Пособия по социальной помощи населению |
| 27210000 | Пособия по социальной помощи населению |
| 27211000 | Пособия по социальной помощи населению |
| 27211100 | Пособия малообеспеченным семьям |
| 27211200 | Единовременное пособие при рождении ребенка |
| 27211300 | Пособия матерям до достижения ребенком 3 лет |
| 27211400 | Пособия по безработице |
| 27211500 | Социальные выплаты населению |
| 27211600 | Компенсационные выплаты, в связи с потерей кормильца |
| 27212000 | Прочие социальные пособия и выплаты |
| 27212100 | Пособия по временной нетрудоспособности |
| 27212200 | Пособия по беременности и родам |
| 27212300 | Выплата ритуальных пособий (на погребение) |
| 27213000 | Компенсации взамен льгот и льготы населению |
| 27213100 | Компенсации взамен льгот и льготы населению |
| 27214000 | Прочие расходы по содействию занятости населения |
| 27214100 | Расходы на профессиональное обучение |
| 27214200 | Расходы на организацию общественных работ |
| 27214300 | Расходы на микрокредитование |
| 27214400 | Чек на рабочее место |
| 27215000 | Расходы на оздоровительные мероприятия |
| 27215100 | Расходы на оздоровительные мероприятия работников и членов их семей |
| 27216000 | Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий |
| 27216100 | Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий |
| 28000000 | Другие расходы |
| 28200000 | Различные прочие расходы |

| | |
|-----------------|---|
| 28210000 | Стипендии |
| 28211000 | Стипендии |
| 28211100 | Стипендии |
| 28220000 | Капитальные различные прочие расходы |
| 28221000 | Капитальные различные прочие расходы |
| 28221100 | Капитальные различные прочие расходы |
| 28230000 | Исполнение решений суда |
| 28231000 | Исполнение решений суда |
| 28231100 | Исполнение решений суда |
| 28240000 | Резервные фонды |
| 28241000 | Резервные фонды |
| 28241100 | Резервные фонды |

6. Подгруппу 42122000 «Услуги связи» группы 4212000 «Коммунальные услуги и услуги связи» раздела 4 «Платежи за товары и услуги, активы и обязательства небюджетных учреждений и физических лиц» изложить в следующей редакции:

| Код платежа | Наименование назначения платежа |
|--------------------|---|
| 42122000 | Услуги связи |
| 42122100 | Услуги сети Интернет |
| 42122300 | Услуги телеграфные |
| 42122400 | Услуги радио- и телевизионной кабельной связи |
| 42122500 | Услуги по трансляции программ - телевизионных передач, радиопередач |
| 42122600 | Услуги телефонной и факсимильной связи |
| 42122700 | Услуги мобильной связи |
| 42122800 | Почтовые услуги и услуги курьерской связи |
| 42122900 | Прочие телекоммуникационные услуги |

7. Подгруппу 42131000 «Арендная плата» группы 4213000 «Арендная плата» раздела 4 «Платежи за товары и услуги, активы и обязательства небюджетных учреждений и физических лиц» изложить в следующей редакции:

| Код платежа | Наименование назначения платежа |
|--------------------|--|
| 42131000 | Арендная плата |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений |
| 42131200 | Аренда оборудования и инвентаря |
| 42131300 | Аренда транспортных средств |
| 42131900 | Аренда прочего имущества |

8. Подгруппу 42141000 «Транспортные услуги» группы 4214000 «Транспортные услуги» раздела 4 «Платежи за товары и услуги, активы и обязательства небюджетных учреждений и физических лиц» изложить в следующей редакции:

| Код платежа | Наименование назначения платежа |
|--------------------|---|
| 42141000 | Транспортные услуги |
| 42141110 | Автомобильные грузовые перевозки |
| 42141120 | Автомобильные пассажирские перевозки |
| 42141190 | Прочие автомобильные услуги |
| 42141210 | Железнодорожные грузовые перевозки |
| 42141220 | Железнодорожные пассажирские перевозки |
| 42141290 | Прочие железнодорожные услуги |
| 42141310 | Воздушные грузовые перевозки |
| 42141320 | Воздушные пассажирские перевозки |
| 42141390 | Прочие воздушные услуги |
| 42141410 | Трубопроводный транспорт |
| 42141900 | Услуги по перевозке прочими видами транспорта |

9. Группу 42151000 «Прочие услуги» раздела 4 «Платежи за товары и услуги, активы и обязательства небюджетных учреждений и физических лиц» изложить в следующей редакции:

| Код платежа | Наименование назначения платежа |
|--------------------|--|
| 42151000 | Прочие услуги |
| 42151100 | Юридические услуги |

| | |
|----------|---|
| 42151200 | Прочие консультационные услуги |
| 42151300 | Услуги охраны |
| 42151400 | Услуги в области информационных технологий |
| 42151500 | Банковские услуги |
| 42151600 | Аудиторские услуги |
| 42151700 | Бухгалтерские услуги |
| 42151800 | Услуги в области страхования и пенсий |
| 42151810 | Страховые возмещения, кроме страхования жизни |

10. Подгруппу 43500000 «Платежи по приобретению нематериальных активов» группы 43000000 «Платежи за активы» раздела 4 «Платежи за товары и услуги, активы и обязательства небюджетных учреждений и физических лиц» дополнить следующим элементом:

| Код платежа | Наименование назначения платежа |
|--------------------|---|
| 43540000 | Плата за пользование интеллектуальной собственности |

11. В разделе 5 «Банковские операции» по всему тексту термины «Торгово-информационная электронная система НБКР» и «Электронная торговая система НБКР» заменить термином «Автоматизированная торговая система Национального банка Кыргызской Республики».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№55/6 от 17 декабря 2014 г.

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года №26/5

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года №26/5 (прилагаются).

2. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Т.Джусупова.

Председатель

Т.Абдыгулов

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 17 декабря 2014 г. № 55\6**

**Изменения в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых
актах Национального банка Кыргызской Республики»
от 25 августа 2005 года №26/5**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года №26/5» следующие изменения:

в Положении «О Периодическом регулятивном банковском отчете», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1. В пункте 4.3 цифры «22-25» заменить на цифры «23, 25».
2. В Приложении 1 пункты 26 и 28 признать утратившими силу.
3. В Приложении 2 разделы 22 и 24 признать утратившими силу.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№58/9 от 24 декабря 2014 г.

Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций»

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики», Законом «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении тридцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики.
- после официального опубликования направить настоящее постановление Министерству юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка в Баткенской области, операторов платежных систем и платежных организаций, коммерческих банков Кыргызской Республики.

5. Юридическим лицам, попадающие под определение «Оператор платежной системы» и «Платежная организация», осуществляющим свою деятельность на момент вступления в силу настоящего постановления, обязаны представить документы на получение лицензии на осуществление деятельности оператора платежных систем и платежной организаций в течении двух месяцев с момента вступления настоящего постановления в силу.

6. Лицензирование деятельности операторов платежных систем и платежных организаций на территории Кыргызской Республики возложить на Управление платежных систем.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Жеенбаеву Б.Ж.

Председатель

Т. Абдыгулов

**Утверждено
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 24 декабря 2014 года N 58/9**

**Положение
«О лицензировании деятельности операторов платежных систем и
платежных организаций»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом “О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике”, Законом «О Национальном банке Кыргызской Республики» и устанавливает порядок лицензирования Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) деятельности по:

1) оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей;

2) оказанию услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участникам платежной системы, данного процессингового, клирингового центра.

2. Настоящее Положение также устанавливает порядок согласования учредительных документов и реорганизации, требования к должностным лицам операторов платежной системы и платежных организаций, взаимоотношения между участниками платежной системы.

3. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1) агент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с оператором платежных систем и/или с платежной организацией (лицензиатом) агентский договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических и юридических лиц от имени поставщика услуг;

2) лицензиат - оператор платежных систем и/или платежная организация, получившие лицензию Национального банка на право осуществления деятельности;

3) агентский договор – договор между лицензиатом и агентом о предоставлении агентом от имени лицензиата услуг, указанных в настоящем Положении. При этом ответственность за исполнение обязательств агентами перед поставщиками услуг (третьей стороной) несет лицензиат;

4) должностные лица – председатель и иные члены Совета директо-

ров, генеральный директор, председатель Правления, члены Правления, главные сотрудники по финансам и другие лица, которые определяют политику лицензиата независимо от того, работают ли эти лица на безвозмездной основе или получают вознаграждение;

5) заявитель – юридическое лицо, обратившееся в Национальный банк для получения лицензии для осуществления деятельности оператора платежной системы и/или платежной организации;

6) клиринг - деятельность по проведению зачета однородных требований между двумя и более сторонами и определению в результате зачета окончательных обязательств между этим сторонами;

7) клиринговый центр - аппаратно-программный комплекс, состоящий из компьютеризированного оборудования и специализированного программного обеспечения, предназначенные для проведения клиринга;

8) оператор платежной системы - юридическое лицо, резидент или нерезидент Кыргызской Республики, обеспечивающее функционирование платежной системы и заключившее с участниками договор об участии в платежной системе, согласно которому оператор и участники обязуются осуществлять свою деятельность в рамках платежной системы и в соответствии с правилами системы, утверждаемыми уполномоченным органом оператора платежной системы. Текущее управление деятельностью оператора платежной системы должно осуществлять коллегиальным исполнительным органом, подотчётным общему собранию его участников или совету директоров, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

9) платежная организация – коммерческая организация, осуществляющая деятельность по оказанию услуг по приему платежей от физических и юридических лиц в пользу третьих лиц - поставщиков услуг, в соответствии с договором между платежной организацией и поставщиками услуг и договором между платежной организацией и банком, заключенными в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Положением;

10) платежная система – взаимосвязанная система технологий, процедур, правил, платежных инструментов и систем перевода денежных средств, обеспечивающая денежное обращение;

11) платеж - исполнение денежного обязательства с использованием наличных или безналичных денежных средств;

12) плательщик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее внесение денежных средств платежной организации в целях исполнения денежных обязательств физического и/или юридического лица перед поставщиком;

13) поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающее денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, услуги);

14) субагент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с агентом субагентский договор;

15) субагентский договор – договор между агентом лицензиата и другим лицом (субагентом) о предоставлении от имени лицензиата услуг, указанных в настоящем Положении. При этом ответственность за исполнение обязательств субагентами перед поставщиком услуг (третьей стороной) несет лицензиат;

16) обработка платежа – последовательность действий по получению, сбору, сверке, корректировке и пересылке информации о платеже, в целях проведения и завершения расчета;

17) процессинг – деятельность, включающая в себя сбор, обработку и рассылку участникам расчетов информации по транзакциям, а также выполнение иных функций, предусмотренных соответствующими договорами между участниками системы;

18) процессинговый центр (или центр обработки платежей) - аппаратно-программный комплекс, состоящий из компьютеризированного оборудования и специализированного программного обеспечения, предназначенный для проведения процессинга или обработки платежей;

19) участники платежной системы – юридические лица, присоединившиеся к правилам платежной системы в целях предоставления платёжных услуг населению на территории Кыргызской Республики на основании договора, заключенного с оператором платежной системы. Участник платежной системы может являться и оператором платежной системы в случае, если функционирование платежной системы обеспечивается этим участником;

20) электронные деньги – денежная стоимость, которая хранится в электронном виде на программно-техническом устройстве (предоплаченные карты, виртуальные предоплаченные карты и электронный кошелек являются инструментами (носителями) электронных денег) и принимаются в качестве средства платежа за товары/услуги организационно-эмитента электронных денег и организаций акцептантов;

21) электронный кошелек – инструмент (носитель) электронных денег.

4. Оператор платежной системы и платежная организация осуществляют свою деятельность, в том числе и операции, указанные в выданной Национальным банком лицензии, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

5. Настоящее Положение не распространяется на отношения по предоставлению агентами розничных банковских услуг населению на основании агентского договора с коммерческим банком, а также на деятельность банков и финансово-кредитных учреждений на основании банковской или иной лицензии Национального банка, а также агентов и субагентов лицензиатов.

6. Национальный банк вправе запрашивать от лицензиатов информацию, касающуюся их деятельности, а также информацию об их должностных лицах, агентах и субагентах. Лицензиаты обязаны предоставлять запрашиваемую информацию в установленные сроки.

7. Лицензиаты вправе создавать на территории Кыргызской Республики и за ее пределами обособленные подразделения и дочерние юридические лица.

8. Лицензиаты обязаны в установленном настоящим Положением порядке направлять в Национальный банк сведения о количестве обособленных подразделений и дочерних юридических лицах.

9. Лицензиаты вправе на территории Кыргызской Республики заключать договора с агентами для совершения от их имени действий по предоставлению услуг, указанных в настоящем Положении, с возможностью заключения агентами субагентских договоров. Заключение операторами платежной системы и платежными организациями договоров с агентами и субагентами без наличия лицензии запрещается.

10. Агент и/или субагент, заключивший договор с платежной организацией не несет ответственности в случае осуществления оператором или платежной организацией своей деятельности без лицензии. Ответственность за безлицензионную деятельность несут операторы и/или платежные организации.

11. Лицензиаты обязаны иметь следующие актуальные сведения о своих агентах и их субагентах:

1) в случаях, если агент или субагент является юридическим лицом - наименование, юридический адрес (место нахождения), контактные данные (телефон, факс, электронная почта);

2) в случаях, если агент или субагент является индивидуальным предпринимателем - сведения согласно свидетельству о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или патенту, выданном в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Глава 2. Требования к должностным лицам лицензиатов

12. В целях организации надлежащего функционирования деятельности лицензиата в его штате должны быть должности председателя (руководителя), технического директора, главного бухгалтера. По необходимости должность председателя и технического директора может быть совмещена.

13. Председатель коллегиального органа оператора платежной системы или руководителя платежной организации должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие высшего образования;
- опыт работы на позиции руководителя не менее 3 лет;
- отсутствие судимости;

Технический директор должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее техническое образование ;
- обладать знаниями в области IT – технологий, с приложением копии сертификатов;

14. Главный бухгалтер (бухгалтер - при отсутствии в штате должности главного бухгалтера), должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее или средне-профессиональное образование;
- обладать знаниями в области бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, с приложением копии сертификатов об успешной сдаче экзамена;
- отсутствие решения суда, запрещающего занятие данным видом деятельности;
- отсутствие судимости.

15. Лицензиаты обязаны в течение 5 рабочих дней уведомлять (с приложением копий подтверждающих документов) Национальный банк обо всех изменениях, включая изменение размера уставного капитала, состава коллегиального органа, учредителей и участников лицензиата, а также изменениях, связанных с реорганизацией, изменением местонахождения, регистрацией/перерегистрацией обособленных подразделений и агентов лицензиата.

Глава 3. Порядок лицензирования

§1. Документы, необходимые для получения лицензии

16. Для получения лицензии на осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Положения, заявитель предоставляет в Национальный банк следующие документы в одном экземпляре на государственном или официальном языках:

1) заявление о выдаче лицензии, составленное по форме, установленной в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению за подписью руководителя заявителя;

2) заверенную подписью руководителя и печатью заявителя копию устава, утвержденного соответствующим органом управления заявителя;

3) нотариально заверенные копии документов учредителей - юридических лиц: учредительные документы, заверенные печатью этого юридического лица, нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная печатью этого юридического лица финансовая отчетность на последнюю отчетную дату, переданная в налоговые органы;

4) справка от налоговых органов об отсутствии налоговой задолженности на момент подачи документов;

5) для вновь создаваемых организаций, бизнес-план, содержащий, как минимум:

- определение целей, преследуемых при проведении операций;
- прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от проведения данных операций;

6) копия договоров на открытие расчетного счета в коммерческом

банке для хранения и использования средств хозяйственной деятельности;

7) копия договоров на открытие расчетного счета в коммерческом банке для хранения и использования денежных средств от населения и от своих агентов за оказание услуги поставщиков услуг;

8) копии одного из договоров, обеспечивающих гарантию передачи денежных средств поставщику или их возврат покупателю:

- договора о банковском вкладе по хранению резерва под возможные риски и потери
- договора, предусматривающего обслуживание поставщика в форме предоплаты;
- банковская гарантия или иные договора, обеспечивающие покрытие возможных рисков и потерь в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

9) документ, подтверждающий внесение средств в качестве 100% уставного капитала (не менее 1 000 000 сомов) на счет в коммерческом банке;

10) сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств учредителей, направленных на формирование уставного капитала;

11) документ, подтверждающий технические возможности обеспечить наличие в системе механизмов по управлению справочниками отправителей и получателей, проверку клиентов по спискам террористов, выпускаемым международными организациями, национальным списком террористов, национальным списком подозреваемых в причастности к терроризму;

12) список лиц, входящих в коллегиальный орган управления;

13) копии внутренних документов, регламентирующих порядок осуществления финансового мониторинга операций, осуществляемых в платежной системе;

14) копии внутренних документов, регламентирующих порядок осуществления инкассирования и хранения денежных средств;

15) подписанные руководителем и заверенные печатью правила функционирования платежной системы;

16) документ, подтверждающий уплату за выдачу лицензии;

17) анкета согласно Приложению 2 к настоящему Положению, собстенноручно заполненная и подписанная членами коллегиального органа управления;

18) копия договора с коммерческим банком об открытии расчетного счета по хранению, использованию и учету операций с электронными деньгами;

19) копия договора с эмитентом электронных денег об их изготовлении;

20) доверенность, выданная представителю на получение лицензии,

в случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности.

17. Все документы, представляемые в Национальный банк в соответствии с настоящим Положением и содержащие более одного листа, должны быть описаны полистно и заверены подписью руководителя и печатью заявителя. По запросу Национального банка отдельные документы могут представляться в электронной форме.

18. Срок рассмотрения документов Национальным банком составляет тридцать календарных дней.

19. В случае если документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением, или если в период рассмотрения заявления и документов будут представлены дополнительные документы, то отсчет срока рассмотрения заявления и документов начинается вновь со дня получения дополнительных документов, удовлетворяющих требованиям настоящего положения.

20. В случае отзыва заявления и документов на получение лицензии, либо при отказе в лицензировании или отзыве ранее полученной лицензии в рамках настоящего Положения, документы, представленные в Национальный банк, не возвращаются.

§2. Выдача лицензии

21. Лицензия выдается отдельно на каждый из видов деятельности, указанных в пункте 1 настоящего Положения (формы лицензии приведены в Приложениях 3 и 4 к настоящему Положению).

22. Лицензия оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается заявителю, второй остается на хранении в Национальном банке. При выдаче лицензии доверенное на получение лицензии лицо расписывается о получении в журнале выдачи лицензий.

23. Выдача лицензии осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица лицензируемой организации.

24. Сведения о выдаче лицензии заносятся в реестр, который ведется в уполномоченном подразделении Национального банка.

25. Областные управления Национального банка после проверки документов, представленных на получение лицензии, обращаются в уполномоченное подразделение Национального банка для присвоения номера и занесения данных в реестр.

26. В случае утери или порчи оригинала лицензии, лицензиат подает заявление о выдаче дубликата с приложением документов (объявление в средствах массовой информации, справка со “стола находок”), подтверждающих утерю (порчу) документа в Национальный банк. Выдача дубликата производится в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.

§3. Отказ в выдаче лицензии

27. Основанием отказа в выдаче лицензии являются:

- 1) несоответствие документов, поданных для получения лицензии, требованиям настоящего Положения или иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики;
- 2) предоставление в Национальный банк для получения лицензии недостоверной или неполной информации;
- 3) наличие решения суда, запрещающего заявителю заниматься данным видом деятельности.

28. При отказе в выдаче лицензии Национальный банк предоставляет ответ в письменном виде от имени Заместителя Председателя Национального банка с указанием причины отказа.

Заявитель имеет право направить жалобу на имя Председателя Национального банка, с обоснованием о своем несогласии с решением и просьбой о пересмотре решения. Жалоба подается в течение десяти рабочих дней со дня получения официального ответа о принятом решении. По итогам рассмотрения заявления о несогласии с решением, Национальный банк в течение двадцати рабочих дней дает письменный ответ об удовлетворении жалобы с приложением решения о выдаче лицензии либо ответ об отказе в удовлетворении жалобы.

Глава 4. Отзыв лицензии

29. Основаниями отзыва лицензии являются следующие нарушения со стороны лицензиата:

- 1) систематическое (два и более раза) неустранение нарушений по предписаниям Национального банка;
- 2) если систематически (более двух раз в течение 12 месяцев) необоснованно нарушаются сроки, установленные Национальным банком для представления запрашиваемой информации;
- 3) если в Национальный банк была представлена недостоверная, неполная информация;
- 4) воспрепятствование со стороны лицензиата проведению проверки Национальным банком;
- 5) обнаружение недостоверных сведений, на основании которых выдана лицензия;
- 6) задержка начала деятельности более чем на один год с момента выдачи лицензии;
- 7) осуществление деятельности, запрещенной законодательством Кыргызской Республики;
- 8) признание лицензиата банкротом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

9) нарушение требований антимонопольного законодательства;

10) нарушение требований законодательства по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

11) непредоставление или предоставление недостоверной отчетности и информации;

12) в отношении председателя (руководителя) или технического директора или главного бухгалтера вынесен обвинительный приговор за совершение преступлений в сфере экономики, финансов и банковской деятельности, а также за должностные преступления.

13) в других случаях, установленных настоящим Положением и законодательством Кыргызской Республики.

30. При принятии решения об отзыве лицензии, Национальный банк передает в течение пяти рабочих дней уведомление о принятом решении в письменном виде с указанием причины отзыва и инициирует проведение мероприятий по отзыву лицензии.

31. В случае /отзыва лицензии, лицензиат имеет право обжаловать принятое решение в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. Срок рассмотрения жалобы 30 дней с даты ее поступления в НБКР.

Приложение 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Управление платежных систем

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать (_____)

(полное название и юридический адрес)

лицензию для осуществления деятельности по:

1) оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей;

(перечислить перечень услуг)

2) оказанию услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участникам платежной системы, данного процессингового, клирингового центра

(перечислить перечень услуг)

Заполняя настоящее заявление, я, являясь руководителем Заявителя, подтверждаю, что с нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики по платежным системам ознакомлен и прилагаю все сведения и документы, требуемые для вышеотмеченных видов деятельности, а именно

1. Сведения об учредителях:

Состав коллегиального органа управления (Ф.И.О Председателя, технического директора, главного бухгалтера):

2. Документы:

2.1. Анкета Председателя коллегиального органа
2.2. Анкета технического директора

2.3. Анкета главного бухгалтера

Подпись Председателя и печать организации

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение 2

АНКЕТА

(для фото)

(Должность)

 (наименование оператора платежной системы или платежной организации)

Ф.И.О. _____

Дата и место рождения _____

Паспортсерия _____ N _____ кемвыдан _____

Дата выдачи _____

Гражданство _____

Домашний адрес, N телефона по документам _____

Домашний адрес, N телефона реального места проживания в момент
 заполнения анкеты _____

Семейное положение _____

Образование _____

(высшее)

диплом N _____ дата выдачи _____

кем выдан _____

| Название учебного заведения и его местонахождение | Факультет или отделение | Год поступления | Год окончания | Если не окончил, то сколько курсов отучился | Специальность согласно полученному диплому |
|---|-------------------------|-----------------|---------------|---|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Обучение на курсах

| Тема семинара или курсов | Организатор семинара | Место прохождения | Дата прохождения | Наличие сертификата |
|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:

Общий трудовой стаж работы:

| Дата поступления на работу | Дата ухода | Занимаемая должность | Название учреждения, местонахождение | Причина ухода |
|----------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Укажите все другие организации, ассоциации, учреждения юридических лиц, сотрудником или членом которых Вы являетесь.

| Название организации | Местонахождение организации | Занимаемая должность |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Укажите имеющиеся родственные связи с сотрудниками оператора платежной системы или платежной организации, связь с лицами или компаниями, контролирующими оператора платежной системы или платежную организацию, все взаимные обязательства и договора и т.п.

Имеется ли непогашенная судимость или решение суда, запрещающее Вам занятие каким-либо видом деятельности

Применялись ли к Вам предупредительные меры и санкции со стороны Национального банка _____

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что вышепредставленная информация является достоверной и полной и обязуюсь в дальнейшем представлять в Национальный банк сведения обо всех изменениях, произошедших в ней. Признаю, что в случае допущения с моей стороны искажений и упущений, это может повлечь за собой дальнейшее применение санкций в отношении меня и оператора платежных систем и платежных организаций в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

_____ «___» _____ 20__ г.
(подпись)

Приложение 3

Лицензия

Настоящая лицензия выдана _____

_____ ,
(полное наименование платежной организации)

зарегистрированное по юридическому адресу _____

_____ ,
(наименование города, района, населенный пункт, улица, дом, телефон)

_____ ,
(номер свидетельства о государственной регистрации юр.лица/филиала/представительства и ИНН)

и дает право осуществлять деятельность в качестве платежной организации и проводить следующие виды операций (перечислить):

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Дата выдачи лицензии: « ____ » _____ 20__ года.

Заместитель Председателя
(Начальник областного управления
Национального банка Кыргызской Республики)

Лицензия

Настоящая лицензия выдана _____

_____ (полное наименование оператора платежной системы)
зарегистрированное по юридическому адресу _____

_____ (наименование города, района, населенный пункт, улица, дом, телефон)

_____ (номер свидетельства о государственной регистрации юр.лица/филиала/представительства и ИНН)

и дает право осуществлять деятельность в качестве оператора платежной системы и проводить следующие виды операции (перечислить):

| |
|----|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |

Дата выдачи лицензии: « ____ » _____ 20__ года.

Заместитель Председателя

(Начальник областного управления Национального банка)

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№58/14 от 24 декабря 2014 г.

О внесении дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести прилагаемые дополнения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики:

- «Об утверждении Положения об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми Национальным банком Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года N18/1;
- «Об утверждении Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытой валютной позиции коммерческими банками на территории Кыргызской Республики» от 29 декабря 2004 года N36/13.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, Государственного банка развития Кыргызской Республики, областных Управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Орозбаеву Л.Д.

Председатель

Т. Абдыгулов

**Приложение к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 24 декабря 2014 года № 58/14**

**Дополнения в некоторые постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми Национальным банком Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года №18/1 следующее дополнение:

в Положении об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– дополнить пунктом 1.4. следующего содержания:

«1.4. Для достижения цели и выполнения задач Национального банка, Правление Национального банка отдельным постановлением может изменять значения установленных в настоящем Положении экономических нормативов и требований на ограниченный срок.»

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытой валютной позиции коммерческими банками на территории Кыргызской Республики» от 29 декабря 2004 г. №36/13 следующее дополнение:

в Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытой валютной позиции коммерческими банками на территории Кыргызской Республики», утвержденной вышеуказанным постановлением:

– абзац первый преамбулы дополнить предложением следующего содержания:

«Для достижения цели и выполнения задач Национального банка, Правление Национального банка отдельным постановлением может изменять значения установленных в настоящей Инструкции лимитов валютной позиции на ограниченный срок.»

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№58/16 от 24 декабря 2014 г.

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики:
 - «О Положении «О лицензировании, реорганизации и ликвидации специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» от 25 июля 2012 года N 30/14;
 - «О новой редакции Положения «О лицензировании кредитных союзов», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 04 мая 2005 года N 14/3;
 - «О Положении «О создании и деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств в Кыргызской Республике» от 11 сентября 2002 года N 37/2;
 - «О Положении «О лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики» от 31 января 2007 года N 5/1;
 - «О минимальных квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам специализированного финансово-кредитного учреждения - правопреемника ОсОО «ФКРПКС» и процедуре их согласования Национальным банком Кыргызской Республики» от 17 апреля 2012 года № 17/1.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
 - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», микрофинансовых организаций, кредитных союзов.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Орозбаеву Л.Дж.

Председатель

Т. Абдыгулов

**Приложение 1 к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
№ ___ от « ___ » _____ 2014 г.**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Положении «О создании и деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств в Кыргызской Республике» от 11 сентября 2002 года N 37/2, следующие изменения и дополнения:

в Положение «О создании и деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств», утвержденное вышеуказанным постановлением:

1) Абзац 1 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:

«2.10. Для получения согласия для регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (далее по тексту МЮКР), МКК/МКА по месту его расположения подает следующие документы в двух экземплярах в Национальный банк, его областные управления и Представительство Национального банка в Баткенской области на государственном или официальном языке:»;

2) подпункт 7 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:

«7) сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств, внесенные учредителями/участниками (акционерами) в уставный капитал МКК/МКА в сумме более 5% от минимального размера уставного капитала, установленного Национальным банком для вновь создаваемых МКК/МКА:

а) юридическими лицами представляются:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний финансовый год, подтвержденные уполномоченными органами Кыргызской Республики или;
- копии финансовой отчетности за последний финансовый год, декларации или иные документы о финансовом состоянии;
- копию аудиторского заключения (в случае если данное требование установлено законодательством);
- иные документы подтверждающие источники происхождения денежных средств, внесенные в уставный капитал, не запрещенные законодательными актами Кыргызской Республики.

б) физическими лицами представляются:

- справки, декларации о доходах, договора купли-продажи/дарения, право на наследование суммы, имущества и др.
- иные документы подтверждающие источники происхождения денежных средств, внесенные в уставный капитал, не запрещенные законодательными актами Кыргызской Республики.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально.

По запросу Национального банка МКК/МКА должны представить сведения (документы), подтверждающие источники происхождения денежных средств внесенные в уставный капитал независимо от условий установленных в абзаце 1 данного подпункта»;

2) пункт 2.16. изложить в следующей редакции:

«2.16. В случае необходимости внесения изменений (наименования, адреса, учредителей/участников (акционеров) и т.д.) в предоставленные документы для получения согласия Национального банка, заявитель должен немедленно сообщить об этом в Управление методологии надзора и лицензирования (далее - УМНЛ), а в областях – в областные/региональные управления Национального банка в течении 3 рабочих дней и представить документы с внесенными изменениями, при этом. Национальный банк может продлить период рассмотрения заявления и всех требуемых документов на десять рабочих дней.»;

3) в пункте 3.1:

- подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявление (Приложение 1);»;

- подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) нотариально удостоверенную копию устава МКК или МКА, зарегистрированную в уполномоченном государственном органе;»;

- подпункт 6 признать утратившим силу;

4) пункт 3.10. изложить в следующей редакции:

«3.10. Сведения о выдаче свидетельств заносятся в реестр МКК и МКА, который ведется уполномоченным структурным подразделением Национального банка.»;

5) в пункте 4.3:

– подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявление (Приложение 4);»;

– подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) новая редакция Устава, содержащая информацию об открываемых филиалах;»;

– подпункт 5 признать утратившим силу;

6) в пункте 4-1.2:

– подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3) новая редакция Устава;

4) документ, подтверждающий на день подачи заявления внесение денежных средств в полном размере в счет увеличения уставного капитала на счет в коммерческом банке (выписки с расчетного счета в банке);

Если увеличение капитала производится:

– за счет дополнительного капитала, внесённого учредителями/участниками (акционерами) - представляются договор/соглашение о внесении денежных средств в качестве дополнительного капитала и выписки с расчетного счета в банке о внесении указанных денежных средств;

– за счет нераспределенной прибыли - представляется решение общего собрания учредителей/участников (акционеров) о распределении прибыли;

– пункт дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1) сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств, согласно перечню документов, установленному в подпункте 7 пункта 2.10 настоящего Положения.»;

7) пункт 4-1.11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Решение о назначении должностных лиц в МКК с организационно-правовой формой акционерное общество в котором действует Совет директоров, то решение о назначении Председателя и членов Правления принимаются Советом директоров, в случае отсутствия Совета директоров, Правление назначается/избирается учредителем(ми)/акционером(ми).»;

8) пункт 5.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) непредставление информации об источниках происхождения денежных средств.»;

9) в названии раздела 7 исключить словосочетание «и микрокредитных агентств»:

10) по всему тексту пункта 7.2 исключить аббревиатуру «МКА»;

11) пункт 8.2.изложить в следующей редакции:

«8.2. МКК и МКА могут быть ликвидированы по решению ее участников (акционеров) и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, при этом МКК/МКА должны прекратить осуществление операций, предусмотренных лицензией и/или свидетельством, с момента принятия решения о ликвидации и сдать оригинал лицензии и/или свидетельства в Национальный банк в течение 10 календарных дней после принятия решения».

12) Приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:

**«Приложение 2
к положению о создании
и деятельности микрокредитных компаний и
микрокредитных агентств в КР**

АНКЕТА

(для фото)

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Наименование микрокредитной компании или микрокредитного агентства | |
| 2 | Должность | |
| 3 | Ф.И.О. | |
| 4 | Дата и место рождения | |
| 5 | Паспорт: серия, N, кем выдан, дата выдачи | |
| 6 | Гражданство | |
| 7 | Домашний адрес, N телефона по документам | |
| 8 | Домашний адрес, N телефона реального места проживания в данный момент | |
| 9 | Электронный адрес | |
| 10 | Семейное положение | |

| | | |
|----|---|--|
| 11 | Сведения о наличии знаний в области: <ul style="list-style-type: none"> – законодательства, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций: – бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности: | Имеется ____ Не имеется ____ Есть ____ Нет ____ |
|----|---|--|

12. Образование (высшее, неоконченное высшее, средне-специальное, среднее) (нужное подчеркнуть)

| Название учебного заведения (город, страна) | Факультет или отделение | Год поступления /окончания | Специальность согласно полученному диплому |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| | | | |

13. Обучение на курсах

| Тема семинара или курсов | Организатор семинара | Место прохождения (город, страна) | Дата прохождения (год) | Наличие сертификата (курсы по МСФО и аудиту) |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| | | | | (есть, нет) |

| Дата поступления на работу (год, месяц) | Дата ухода (год, месяц) | Занимаемая должность | Название организации, местонахождение (город, страна) | Причина ухода |
|---|-------------------------|----------------------|---|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| Дополнительная информация | | | | |
| Имеется ли решение суда, запрещающее Вам занятие данным видом деятельности | | | | Да ____ Нет ____ |
| Имеете ли Вы отношение к банку или иному финансово-кредитному учреждению, находящемуся в процессе банкротства или прекратившим свою деятельность в связи с банкротством | | | | Да ____ Нет ____ |

| | |
|---|-----------------------|
| Если да, то укажите наименование банка или финансово-кредитного учреждения, должность которую вы занимали, дайте подробное разъяснение Вашей ответственности _____ _____ | |
| Применялись ли к Вам предупредительные меры и санкции со стороны Национального банка. | Да _____ Нет _____ |
| Если «Да», укажите когда и за какое нарушение _____ _____ | |

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что вышепредставленная информация является достоверной и полной и обязуюсь в дальнейшем представлять в Национальный банк сведения обо всех изменениях, произошедших в ней. Признаю, что в случае допущения с моей стороны искажений и упущений, это может повлечь за собой дальнейшее применение санкций в отношении меня и микрокредитной компании (или микрокредитного агентства) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

_____ « ____ » _____ 200__ г.
(подпись)

13) Приложение 7 к Положению изложить в следующей редакции:

**«Приложение 7
к Положению о создании и деятельности
микрокредитных компаний и
микрокредитных агентств в КР**

Кандидаты на должность руководителя и главного бухгалтера должны соответствовать следующим минимальным требованиям:

«1) для руководителя:

- наличие высшего или средне-профессионального образования;
- наличие знаний в области законодательства, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций;
- отсутствие решения суда, запрещающего занятие данным видом деятельности;

2) для главного бухгалтера (бухгалтера - при отсутствии в штате должности главного бухгалтера):

- наличие высшего, средне-профессионального или начально-профессионального образования с сертификатами или иными документами подтверждающие успешное окончание курса или повышения квалификации по бухгалтерскому учету:

- сдача экзамена/теста по финансовому учету 1, бухгалтер банковского учета – уровень 1
- отсутствие решения суда, запрещающего занятие данным видом деятельности.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Положении «О лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики» от 31 января 2007 года N 5/1, следующие изменения и дополнения;

в Положение «О лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики» утвержденное вышеуказанным постановлением:

1) подпункт 11 пункта 4.2. изложить в следующей редакции:

«11) сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств, внесенные учредителями/участниками (акционерами) в уставный капитал МФК в сумме более 1% от минимального размера уставного капитала, установленного Национальным банком для вновь создаваемой МФК не осуществляющих операции по приему срочных вкладов от физических и юридических лиц:

а) юридическими лицами представляются:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний финансовый год, подтвержденные уполномоченными органами Кыргызской Республики или;
- копии финансовой отчетности за последний финансовый год, декларации или иные документы о финансовом состоянии;
- копию аудиторского заключения (в случае если данное требование установлено законодательством);
- иные документы подтверждающие источники происхождения денежных средств, внесенные в уставный капитал, не запрещенные законодательными актами Кыргызской Республики;

б) физическими лицами представляются:

- справки, декларации о доходах, договора купли-продажи/дарения, право на наследование суммы, имущества и др.
- иные документы подтверждающие источники происхождения денежных средств, внесенные в уставный капитал, не запрещенные законодательными актами Кыргызской Республики.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально.

По запросу Национального банка МФК должны представить сведения (документы), подтверждающие источники происхождения денежных средств внесенные в уставный капитал независимо от условий установленных в абзаце 1 данного подпункта».

2) Абзац 7 пункта 9.7.2 изложить в следующей редакции:

«- документ, подтверждающий на день подачи заявления внесение денежных средств в полном размере в счет увеличения уставного капитала на счет в коммерческом банке (выписки с расчетного счета в банке);

Если увеличение капитала производится:

- за счет дополнительного капитала, внесённого учредителями/участниками (акционерами) - представляются договор/соглашение о внесении денежных средств в качестве дополнительного капитала и выписки с расчетного счета в банке о внесении указанных денежных средств;
- за счет нераспределенной прибыли - представляется решение общего собрания учредителей/участников (акционеров) о распределении прибыли.»

3) Пункт 9.7.2 дополнить абзацем 8 следующего содержания:

«- сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств, согласно перечню документов, установленному в подпункте 11 пункта 4.2.»;

4) Пункт 9.9.1 изложить в следующей редакции:

«9.9.1. Изменение места нахождения (почтового адреса) МФК может сопровождаться изменениями названия населенного пункта, названия улицы, номера дома, передислокацией МФК в другой населенный пункт. Изменение места нахождения МФК внутри одного населенного пункта не влечет замены ее лицензии и не требует внесения соответствующих изменений в учредительные документы. При изменении места нахождения, в том числе и изменения фактического адреса, МФК представляет в УМНЛ следующие документы:

1) уведомление об изменении места нахождения, в том числе и изменения фактического адреса, МФК.»;

2) копию договора аренды или документа, подтверждающего право собственности МФК на соответствующее помещение.».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О минимальных квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам специализированного финансово-кредитного учреждения - правопреемника ОсОО «ФКРПКС» и процедуре их согласования Национальным банком Кыргызской Республики» от 17 апреля 2012 года № 17/1, следующие изменения и дополнения;

В «Минимальные квалификационные требования, предъявляемые к должностным лицам специализированного финансово-кредитного уч-

реждения - правопреемника ОсОО «ФКРПКС» и процедуре их согласования Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденное вышеуказанным постановлением:

1) Название изложить в следующей редакции:

«Порядок согласования должностных лиц специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов»»;

2) По всему тексту документа аббревиатуру «ОсОО ФКРПКС» заменить на «ОАО «ФК КС»»;

3) По всему тексту документа аббревиатуру «НБКР» заменить на «Национальный банк» в соответствующих падежах;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2.Кандидат на должность члена Правления, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения СФКУ которые определяют политику, имеют полномочия участвовать или реально участвуют в основных операциях СФКУ, формирующих политику СФКУ (по кредитам, по финансам и др.) должен соответствовать следующим требованиям:

1) иметь высшее образование;

2) иметь следующий стаж работы:

– для кандидата на должность председателя Правления - не менее трех лет в финансово-кредитной системе, в том числе на руководящих должностях - не менее одного года;

Кандидат на должность Председателя Правления, также должен владеть:

а) навыками анализа деятельности ОАО «ФККС» и системы кредитных союзов в целом;

б) иметь знания по вопросам деятельности кредитных союзов, подтвержденные сертификатом/свидетельством о прохождении обучения. и наличие не менее двух рекомендаций от лиц, работающих или работавших в финансово-банковской сфере (за исключением рекомендаций от сотрудников НБКР, от близких родственников кандидата, от руководителей и сотрудников самого ОАО «ФК КС»»);

в) не должен быть участником или должностным лицом кредитного союза на протяжении последних 3-х лет на момент его назначения Председателем Правления ОАО «ФККС».

– для кандидата на должность члена Правления - не менее двух лет в финансово-кредитной системе;

– для кандидата на должность главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения - как минимум, один год в финансово-кредитной системе;

3) иметь знания в области законодательства, регулирующего деятельность финансово-кредитных учреждений, управления рисками и корпоративного управления;

4) знать бизнес-план СФКУ;

5) отсутствие в отношении кандидата решения суда запрещающего работать в финансово-кредитной системе;

6) в отношении кандидата отсутствует обвинительный приговор суда за совершение преступлений в сфере экономики и за должностные преступления;

7) в отношении кандидата отсутствуют акты уполномоченных органов признавших его причастным к действиям (бездействию), в результате которых у банка/финансового-кредитного учреждения была отозвана лицензия».

5) Абзац 5 пункта 4 изложить в следующей редакции

«Заместитель Председателя Национального банка, курирующий УМНЛ, принимает решение о соответствии/несоответствии требованиям Национального банка кандидатов на должности членов Совета директоров, членов Правления, членов ревизионной комиссии и руководителей структурных подразделений.»;

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании, реорганизации и ликвидации специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», от 25 июля 2012 г. №30/14, следующие изменения и дополнения:

в Положение «О лицензировании, реорганизации и ликвидации специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», утвержденное вышеуказанным постановлением:

1) По всему тексту Положения слова «Минимальные квалификационные требования, предъявляемые к должностным лицам специализированного финансово-кредитного учреждения - правопреемника ОсОО «ФКРПКС» и процедуре их согласования Национальным банком Кыргызской Республики» заменить на слова «Порядок согласования должностных лиц специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» в соответствующих падежах;

2) Пункт 1 Приложения 5 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая лицензия разрешает осуществление следующих отдельных банковских операций:

- 1) предоставление кредитов кредитным союзам;
- 2) предоставление кредитов участникам кредитных союзов, по запросу и с обязательным участием кредитного союза (в качестве третьей стороны);
- 3) привлечение денежных средств от финансово-кредитных учреждений;
- 4) покупка и продажа долговых обязательств (факторинг) кредитных союзов;
- 5) прием вкладов (депозитов) от кредитных союзов;
- 6) открытие и ведение счетов кредитных союзов;
- 7) осуществление расчетов по поручению кредитных союзов и их кассовое обслуживание;
- 8) осуществление операций по денежным переводам в качестве оператора системы для кредитных союзов;
- 9) осуществление других операций с учетом ограничений, установленных Национальным банком.».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О новой редакции Положения «О лицензировании кредитных союзов», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 04 мая 2005 года N 14/3, следующие изменения и дополнения:

в Положение «О лицензировании кредитных союзов», утвержденное вышеуказанным постановлением:

1) Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

«1.6. Кредитный союз вправе оказывать финансовые услуги, указанные в лицензии».

2) «В пункте 2 приложения 2 к Положению дополнить абзацем 6 следующего содержания: «Электронный адрес _____».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№59/1 от 29 декабря 2014 г.

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 19 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 10,50 процента годовых.

2. Настоящее постановление вступает в действие с 30 декабря 2014 года.

3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном веб-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Жениш Н.

И.о Председателя

Н. Жениш

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№60/1 от 31 декабря 2014 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27 ноября 2013 года №45/13

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27 ноября 2013 года №45/13 изменения и дополнения (прилагаются).

2. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, соответствующих структурных подразделений Национального банка Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Н. Жениш.

Председатель

Т. Абдыгулов

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от «31» декабря 2014г. №60\1**

**Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей
рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27 ноября
2013 года №45/13**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27 ноября 2013 года №45/13 следующие изменения и дополнения:

в Положении «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) в пункте 16:

- слова «(для оплаты поставок продукции по договорам и контрактам юридических и физических лиц)» исключить;
- пункт дополнить абзацем следующего содержания:

«Не допускается предоставление кредитов на потребительские цели, в том числе на улучшение жилищных условий заемщика, а также на другие цели, не носящие коммерческого/производственного характера.»;

2) первый абзац пункта 20 изложить в следующей редакции:

«20. Номинальная годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым Банком за счет кредитных ресурсов Национального банка, не должна превышать процентные ставки, определенные КДКР, которые доводятся до сведения Банков.»;

3) в пункте 24 исключить слова «и 25»;

4) в пункте 26:

- в первом абзаце слова «на цели» заменить словами «для кредитования НФКУ»;
- второй абзац после слов «копии кредитного договора» дополнить словом «, заключенного»;
- дополнить абзацами следующего содержания:

«- В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления кредита, НФКУ обязано разместить полученные от Банка денежные средства среди своих заемщиков. В случае не использования полностью

либо частичного использования кредитных ресурсов в сроки, указанные в настоящем пункте, НФКУ должно досрочно возвратить неосвоенную часть кредитных ресурсов Банку на следующий рабочий день после истечения установленного срока;

- В период срока действия кредита денежные средства, поступившие от заемщиков НФКУ в погашение кредитов, полученных ими за счет средств, выданных в рамках кредитных аукционов, в дальнейшем должны быть размещены НФКУ среди своих клиентов с последующим предоставлением в Национальный банк отчета о размещении до 5-го числа следующего месяца.

НФКУ должно разместить, погашенные заемщиками средства, в течение месяца, следующего за отчетным периодом. В случае если НФКУ не разместило средства среди своих клиентов согласно настоящему пункту, НФКУ обязано вернуть в Банк всю сумму неразмещенных средств после истечения установленных сроков размещения.»;

5) в пункте 28 цифру «45» заменить цифрой «44»;

6) абзац 10 пункта 29 изложить в следующей редакции:

« - не иметь просроченных денежных обязательств перед Национальным банком по полученным кредитам и процентам по ним, а также не иметь неосвоенных кредитных ресурсов по ранее полученным или находящимся в процессе получения кредитам по итогам кредитных аукционов, в том числе, по другим инструментам рефинансирования Национального банка.»;

7) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. ҚДКР на периодической основе определяет параметры, условия и метод проведения кредитного аукциона, включая объемы, сроки предоставляемых кредитных ресурсов, предельную номинальную процентную ставку для конечных заемщиков Банка, минимальную процентную ставку, минимальный объем одной заявки, требования к залоговому обеспечению, отраслевую направленность кредита.»;

8) в пункте 31 слова «вид аукциона» заменить словами «метод проведения аукциона»;

9) пункт 32 дополнить третьим предложением следующего содержания:

«К заявке на участие в аукционе должно быть приложено решение уполномоченного органа Банка об участии в кредитном аукционе и предоставлении залогового обеспечения с приложением перечня залогового обеспечения по кредиту.»;

10) в пункте 35 слова «общий объем» заменить словами «50-ти процентов от общего объема»;

11) второе предложение подпункта 3 пункта 41 после слов «должны» дополнить словами « быть выданы за счет собственных средств Банка в национальной валюте и»;

12) дополнить пунктом 41-1 следующего содержания:

«41-1. В случае если Банком предоставляется залоговое обеспече-

ние в виде прав требования по кредитам, не менее 20% от суммы запрашиваемого Банком кредита с учетом применения соответствующего залогового коэффициента должно быть обеспечено залогом, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 41 настоящего Положения и принадлежащих Банку на праве собственности.»;

13) дополнить пунктом 51-1 следующего содержания:

«51-1. По решению КДКР аукционы могут проводиться одним из следующих методов:

1) Метод I. – Аукцион по множественным ставкам. Данный метод предполагает удовлетворение допущенных к аукциону заявок по уровню предложенной процентной ставки, начиная с максимальной, до полного исчерпания установленного объема кредитных ресурсов на данном аукционе (до ставки отсечения). При этом в случае, если по ставке отсечения подано несколько заявок, то распределение кредитных ресурсов между этими заявками производится на пропорциональной основе с округлением до тысячного разряда;

2) Метод II. – Аукцион по единой ставке. Данный метод предусматривает удовлетворение всех допущенных заявок, в пределах установленного объема кредитных ресурсов на данном аукционе, по ставке отсечения. При этом в случае, если по ставке отсечения подано несколько заявок, то распределение кредитных ресурсов между этими заявками производится на пропорциональной основе с округлением до тысячного разряда

3) Метод III. – Аукцион по фиксированной ставке. При проведении аукциона с фиксированной процентной ставкой удовлетворяются все заявки по ставке, установленной КДКР. В случае, если суммарный объем заявок превышает объем предложенных кредитных ресурсов на аукционе, то удовлетворение заявок осуществляется на пропорциональной основе с округлением до тысячного разряда.»;

14) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Национальный банк проводит кредитный аукцион и формирует результаты аукциона, при этом решением Председателя КДКР или лицом его заменяющим объем кредитных ресурсов может быть сокращен, исходя из общего объема поступивших заявок. В случае участия в аукционе менее двух участников аукцион признается несостоявшимся.»;

15) в пункте 61 после слов «Приложения 5» дополнить цифрами «, 6, 7»;

16) в пункте 62 слова «на следующий рабочий день» заменить словами «в течение 3-х рабочих дней»;

17) в пункте 73:

– исключить цифру «, 25»;

– второе предложение после слов «6 месяцев» дополнить словами «и/или запретить Банкам использовать кредитные ресурсы, полученные на кредитном аукционе, для последующего кредитования НФКУ, нарушившему требования целевого использования средств, на срок до 6 месяцев»;

18) дополнить пунктом 73-1 следующего содержания:

«73-1. Банк и/или НФКУ несут ответственность за контроль целевого использования средств, выданных заемщикам Банка/НФКУ за счет ресурсов, полученных в рамках кредитного аукциона. В случае нарушения заемщиком Банка/НФКУ требований по целевому использованию кредитных ресурсов, Национальный банк вправе потребовать от Банка досрочного возврата суммы кредитных ресурсов, использованных в нарушение требований настоящего Положения, начислить штраф в размере 1 процента от суммы, использованной не по назначению, а также применить по отношению к Банку и/или НФКУ другие меры, указанные в настоящем Положении или в Генеральном соглашении.»;

19) пункт 78 дополнить вторым предложением следующего содержания:

«В случае не предоставления письма-ходатайства в сроки, указанные в данном пункте, кредит не пролонгируется.»;

20) в приложении 1:

- из пункта 2.7. исключить слова «в параметрах аукциона»;
- в пункте 2.11 после слов «копии кредитного договора» дополнить словом «, заключенного»;
- главу 5 дополнить пунктами 5.3.1. - 5.3.3. следующего содержания:

«5.3.1. В течение срока действия Кредитного договора Банк обязан производить переоценку залога, предоставленного в качестве обеспечения по кредиту. В случае снижения общей стоимости залога, с учетом применяемых Залогодержателем соответствующих залоговых коэффициентов, Банк обязан письменно уведомить об этом Залогодержателя и направить перечень предлагаемого нового/дополнительного залога в течение 5 рабочих дней с момента снижения стоимости залога.

5.3.2. В случае если Банком не выполняются требования по предоставлению залогового обеспечения либо дополнительного обеспечения, либо замене предмета залога, предоставленного Банком в обеспечение кредита, согласно требованиям настоящего Генерального соглашения и Договора о залоге Национальный банк вправе безакцептно списать с корреспондентского счета Банка, открытого в Национальном банке, всей суммы задолженности Банка по Кредитному договору о выдаче кредита, включая основную сумму по кредиту, начисленные проценты по нему, штрафные санкции, либо соответствующей суммы, эквивалентной недостающему обеспечению.

5.3.3. В случае если Банком допускаются нарушения установленных сроков по предоставлению залогового обеспечения либо дополнительного обеспечения, либо замене предмета залога, предоставленного Банком в обеспечение кредита, Национальный банк вправе начислять пеню в соответствии с настоящим Генеральным соглашением и Договором о залоге.»;

- из пункта 5.4. исключить слова «и решение соответствующих

уполномоченных органов Банка на получение кредита»;

– главу 5 дополнить пунктами 5.12. - 5.15. следующего содержания:

«5.12. В период срока действия кредита денежные средства, поступившие от заемщиков Банка в погашение кредитов, полученных ими за счет средств, выданных в рамках кредитных аукционов, в дальнейшем должны быть размещены Банком среди своих клиентов с последующим предоставлением в Национальный банк отчета о размещении до 5-го числа следующего месяца согласно пункту 3.3. Кредитного договора. Вновь выдаваемые кредитные ресурсы должны соответствовать тем целям и направлениям, на которые были получены кредитные ресурсы ранее.

5.13. Банк обязан разместить, погашенные заемщиками средства, в течение месяца, следующего за отчетным периодом. В случае если Банк не разместил средства среди своих клиентов согласно настоящему пункту, Банк обязан вернуть в Национальный банк всю сумму неразмещенных средств 1-го числа месяца следующего за периодом размещения.

5.14. В случае не перечисления в Национальный банк неразмещенных Банком средств среди своих клиентов согласно пункту 5.13. настоящего Генерального соглашения, Банк выплачивает пеню в размере 0,1 процента от суммы неразмещенных средств за каждый день просрочки до момента полного размещения средств или же до момента возврата Национальному банку суммы неразмещенных средств.

5.15. Банк несет ответственность за контроль целевого использования средств, выданных заемщикам Банка за счет ресурсов, полученных в рамках кредитного аукциона. В случае нарушения заемщиком Банка требований по целевому использованию кредитных ресурсов, Национальный банк вправе потребовать от Банка досрочного возврата суммы кредитных ресурсов, использованных в нарушение требований Положения, начислить штраф в размере 1 процента от суммы, использованной не по назначению, а также применить по отношению к Банку другие меры, указанные в настоящем Генеральном соглашении.»;

– пункт 6.4. дополнить вторым предложением следующего содержания:

«В случае не предоставления письма-ходатайства в сроки, указанные в данном пункте, кредит не пролонгируется.»;

– пункт 9.4. изложить в следующей редакции:

«9.4. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему Генеральному соглашению являются его неотъемлемой частью.»;

– в Приложении 4 (Кредитный договор):

в пункте 3.2. слово «рабочих» заменить словом «календарных»;

в пункте 5.3. после слов «Приложения 3 и 5» дополнить словами «, 6,

7 (в зависимости от вида залога)»;

– в приложении 5 (Договор о залоге ГЦБ):

пункт 2.1. дополнить подпунктом 2.1.5. следующего содержания:

«2.1.5. Обеспечить, с предварительным письменным уведомлением Залогодержателя, замену ГЦБ, по которым срок погашения наступает до

окончания срока действия Кредитного договора на другие равноценные ГЦБ (ГКВ и/или ГКО) с более поздней датой погашения. При этом замену ГЦБ необходимо осуществить за 30 (тридцать) календарных дней до наступления даты погашения ГЦБ соответствующей эмиссии/соответствующих эмиссий.»;

в пункте 3.3. цифры «3.1.» заменить цифрами «2.1.5.»;

главу 4 дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:

«4.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.5. настоящего Договора, Залогодатель уплачивает Залогодержателю пеню в размере 0,05 процентов от номинальной стоимости ГЦБ, подлежащих замене, за каждый день просрочки (неисполнение своих обязательств).»;

- в Приложении 7 (Договор о залоге прав требований по кредитным договорам):

пункт 2.4. признать утратившим силу;

абзац 3 пункта 4.2. изложить в следующей редакции:

«Залогодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления к нему соответствующего требования-уведомления Залогодержателя о необходимости предоставления дополнительного залогового обеспечения обязуется предоставить Залогодержателю дополнительное залоговое обеспечение в виде прав требований по кредитам до суммы, не ниже требуемой, указанной в соответствующем требовании-уведомлении Залогодержателя, и оформить, а также зарегистрировать Договор о предоставлении дополнительного залога в соответствии с пунктом 3.2 Генерального соглашения, либо погасить соответствующую часть кредита, полученного Залогодателем от Залогодержателя согласно Кредитному договору о предоставлении кредита.».